

АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 540
АДИЛЕТ НАРКТЫ БААЛООНУ ЖАНА ТИЕШЕЛҮҮ
МААЛЫМАТТЫ АЧЫП КӨРСӨТҮҮНҮ КОШО АЛГАНДА
БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН АУДИТИ

(2009-жылдын 15-декабрынан же ушул күндөн кийин башталган мезгилдер
үчүн финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

Пункт

КИРИШҮҮ

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү	1
Баалануучу маанилердин мунөзү	2-4
Күчүнө кириүү күнү	5
Максаты	6
Аныктамалар	7

Талаптар

Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана коштоочу аракеттер	8-9
Олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табуу жана баалоо	10-11
Олуттуу бурмaloонун бааланган тобокелдиктерине жооп иретиндеги чаралар	12-14
Олуттуу тобекелдиктерге жооп иретиндеги текшерүүнүн андан аркы жол- жоболору	15-17

ISA

Баалануучу маанилердин негиздүүлүүгүн аныктоо жана бурмaloолорду табуу	18
---	----

Баалануучу маанилер менен байланышкан маалыматтарды ачып көрсөтүү	19-20
Жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулук белгилери	21
Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр	22
Документация	23

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Баалануучу маанилердин мүнөзү	A1-A11
Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана коштоочу аракеттер	A12-A44
Олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табуу жана баалоо	A45-A51

АДИЛЕТ НАРКТЫ БААЛООНУ ЖАНА ТИЕШЕЛҮҮ МААЛЫМATTЫ АЧЫП
КӨРСӨТҮҮНУ КОШО АЛГАНДА БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН АУДИТИ

Олуттуу бурмалоонун бааланган тобокелдиктерине жооп иретинdegи чаралар	A52–A101
Олуттуу тобекелдиктерге жооп иретинdegи текшерүүнүн андан аркы жол- жоболору	A102–A115
Баалануучу маанилердин негиздүүлүгүн аныктоо жана бурмалоолорду табуу.....	A116–A119
Баалануучу маанилер менен байланышкан маалыматтарды ачып көрсөтүү	A120–A123
Жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулук белгилери	A124–A125
Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр	A126–A127
Документация.....	A128
Тиркеме. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун ар кандай концепцияларын колдонууда адилет наркты баалоо жана маалыматтарды ачып көрсөтүү	

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 540 «Адилет наркты баалоону жана
маалыматтарды тиешелүү ачып көрсөтүүнү кошо алганда баалануучу
маанилердин аудити» АЭС 200 «Көз карандысызыз аудитордун негизги
максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудит
жүргүзүү” менен бирге кароо керек.

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) финанссылык отчеттуулукта адилет наркты баалоону жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү кошо алганда баалануучу маанилердин аудити боюнча аудитордун милдеттерин аныктайт. Негизинен анда АЭС 315 (кайра караплан) ¹ жана АЭС 330² ошондой эле башка баалануучу маанилердин аудитине колдонулган АЭС колдонуу тартиби кененирээк түшүндүрүлөт. Анда айрым баалануучу маанилердин бурмаланышын жана жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулугунун белгилерин таап чыгуу боюнча талаптар жана көрсөтмөлөр дагы камтылат.

Баалануучу маанилердин мүнөзү

2. Финанссылык отчеттуулуктун кээ бир беренелерине так баа берүүгө болбойт, болжолдуу гана баа берүүгө мүмкүн. Ушул стандарттын максаттары үчүн финанссылык отчеттуулуктун мынданай беренелери мындан ары «баалануучу маанилер» деп аталаат. Жетекчилик баалануучу маанилерди негиздөө үчүн колдоно ала турган маалыматтын ишенимдүүлүгүн жана туруктуулугун олуттуу түрдө айырмалап турат, бул баалануучу маанилер менен байланышкан айын эместиик даражасына таасир этет. Баалоонун айын эместиик даражасы өз кезегинде баалануучу маанилердин олуттуу бурмаланган тобокелдигине, анын ичинде жетекчиликтин атайылап эмес же атайылап бир жактуулугунун сезгичтигине таасир этет (A1 – A11-пункттарды караңыз)
3. Баалануучу маанилердин эсебинин максаттары финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын өзгөчөлүктөрүнө жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү беренесине жараша өзгөрүп турушу мүмкүн. Кээ бир баалануучу маанилер баалануучу маанилерди эсептөө зарылдыгы келип чыккан бир же бир нече операциялардын, окуялардын же шарттардын жыйынтыгын (натыйжасын) болжолдоо максатында эсептелинет. Адилет нарктын көптөгөн баалоолорун кошкондо башка баалануучу маанилерди эсептөө максаты башкача, тактап айтканда, активдердин же милдеттенмелердин конкреттүү түрүнүн эсептик рыноктук наркы сыйктуу баалоо күнүнө болгон шарттарды эске алып учурдагы операциясынын наркын же финанссылык отчеттуулуктун беренесин аныктоо. Мисалы, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы белгилүү бир еткөн же келечектеги күнгө операция боюнча эсептешүүлөрдөн кабардар

¹ АЭС 315 (кайра караплан) «Ишканааны жана анын чөйрөсүн изшидөө аркылуу олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жана баалоо».

² АЭС 330 «Бааланган тобокелдиктерге жооп иретиндеги аудитордук жол-жоболор»

болжон кызыкдар тараптардын ортосундагы рынок шарттарында жасалган гипотетикалык учурдагы шарттуу операциялардан улам адилет наркты баалоону карайт (айрым учурларда алар белгилөө үчүн «рыноктун катышуучулары» же башка эквиваленттүү термин колдонулат).³

4. Башында таанылган же финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлгөн баалануучу маанилердин иш жүзүндөгү натыйжасы менен көлөмүнүн ортосундагы айырма финанссылык отчеттуулуктун бурмаланышын билдирибейт. Бул өзгөчө адилет наркты баалоого тийиштүү, анткени ар кандай байкоого алынган жыйынтык сөзсүз түрдө финанссылык отчеттуулук түзүү максатында баалоо эсептелген отчеттук күндөн кийин келип чыккан окуялар же шарттар таасир этет.

Күчүнө кириүү күнү

5. Ушул стандарт 2009-жылдын 15-декабрынан же андан кийинки күндөн башталган мезгилдер үчүн финанссылык отчеттуулук аудитине карата колдонулат.

Максаты

6. Аудитордун максаты төмөнкүлөр үчүн жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алууда турат:
 - (a) финанссылык отчеттуулукта таанылган же ачып көрсөтүлгөн баалануучу маанилер, анын ичинен, адилет наркты баалоо негизделген болсо; жана
 - (b) финанссылык отчеттуулукта маалыматтарды,
- тиешелүү ачып көрсөтүү финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонууучу концепцияларынын контекстинде жетиштүү болсо

Аныктамалар

7. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн төмөнкү терминдер төмөндө көлтирилген маанилерге ээ:
 - (a) баалануучу маанилер – эсептөөнүн так ыкмалары жок учурда акчалай суммасынын болжолдуу мааниси. Бул термин баалоо айкын эмес болгон учурда адилет нарк боюнча баалануучу сумманы белгилөө үчүн, ошондой эле баалоону талап кылган башка суммаларды белгилөө үчүн колдонулат. Ушул стандарт адилет нарк боюнча баалоону билдириген баалануучу маанилерге

³ Ар кандай финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепцияларында адилет нарктын ар түрдүү аныктамалары кабыл алыныши мүмкүн.

гана тиешелүү болгон учурда, «адилет нарктын баалануучу маанилери» термини колдонулат.

- (b) аудитордун так баалосу же баалоонун диапазону - жетекчиликтин так баалоосун талдоонун жүрүшүндө пайдалануу үчүн аудитордук далилдердин негизинде эсептелген сумма же суммалардын диапазону;
- (c) баалоонун айкын эместиги – баалануучу мааниге жана аны менен байланышкан эсептин жетиштүү так эместигин ачып көрсөткөн маалыматка таасир этүү;
- (d) жетекчиликтин бир жактуулугу – маалыматтарды даярдоо процессинде жетекчиликтин калыстыгынын жоктуугу;
- (e) жетекчиликтин так баалоосу – баалануучу маани катары финанссылык отчеттуулукта таануу же ачып көрсөтүү үчүн жетекчилик тарабынан тандалган сумма;
- (f) баалануучу маанинин иш жүзүндөгү натыйжасы – баалануучу маанини эсептөөдө каралган базалык операциянын (операциялардын), окуянын (окуялардын) же шарттын (шарттардын) натыйжалары боюнча эсептелген иш жүзүндөгү акчалай сумма.

Талаптар

Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана коштоочу аракеттер

8. АЭС 315 (кайра каралган),⁴ каралган ишкананын иши жана анын чөйрөсү жөнүндө анын ичинде, ишкананын ички контролдоо системасы жөнүндө түшүнүктүү калыптандыруу максатында тобокелдиктерди жана аны коштоочу иш-аракеттерди баалоо жол-жоболорун аткарууда аудитор баалануучу маанилердин олуттуу бурмаланышы тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо боюнча түшүнүк алуу үчүн төмөнкүлөрдү талдоого алыши керек (A12-пункттуу караңыз):
- (a) маалыматтардын тийиштүү ачып көрсөтүлүшүн кошкондо баалануучу маанилер үчүн жөндүү болгон финанссылык отчеттуулукту даярдоонунун колдонулган концепциясынын талаптары кандай (A13 – A15-пункттарды караңыз);
 - (b) финанссылык отчеттуулукта баалануучу маанилердин таанылышынын же алар жөнүндө маалыматтардын финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүлүшүнүн зарылдыгына алып келиши мүмкүн болгон операцияларды, окуяларды жана шарттарды жетекчилик кантип аныктайт. Түшүнүк алуу процессинде аудитор

⁴ АЭС 315 (кайра каралган), 5–6 жана 11–12-пункттар

жаны баалануучу маанилерди эсептөөдө же мурда эсептелгендерди кайра кароодо зарыл экендигин шарттаган иштин жагдайларындагы өзгөртүүлөр тууralуу жетекчиликten сурасы керек (A16–A21-пункттарды караңыз);

- (c) жетекчилик баалануучу маанилерди, ошондой эле алар маалыматтар жөнүндө кайсы маалымдарга негизделерин кантит эсептейт (A22–A23-пункттарды караңыз) анын ичинде:
- (i) өгерде баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган модель колдонула турган болсо метод кандай болот (A24–A26-пункттарды караңыз.);
 - (ii) контролдун маанилүү каражаттары кандай (A27–A28-пункттарды караңыз);
 - (iii) жетекчилик экспертти тарттыбы (A29–A30-пункттарды караңыз);
 - (iv) баалануучу маанилердин негизинде эсептелген божомолдор кайсылар (A31–A36-пункттарды караңыз);
 - (v) баалануучу маанилерди эсептөө учун колдонулган методдордо мурунку мезгилге салыштырмалуу өзгөрүүлөр болдубу же болушу керек беле; эгер болсо, кандай себеп менен (A37-пунктту караңыз);
 - (vi) жетекчилик баалоонун айкын эместигинин таасирин бааладыбы; бааласа, кандайча (A38-пунктту караңыз).

9. Аудитор мурунку мезгилдин финанссылык отчеттуулугунда чагылдырылган баалануучу маанилердин иш жүзүндөгү жыйынтыктарын же эгер колдонулса учурдагы мезгил учун финанссылык отчеттуулукту даярдо максатында андан кийин кайра бааланышын талдоого милдеттүү. Талдоонун мүнөзүн жана көлөмүн аныктоодо аудитор учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугуна киргизилген баалануучу маанилердин олуттуу бурмаланышы тобокелдигин таап чыгуу жана баалоо учун талдоонун жыйынтыгы боюнча алынган баалануучу маанилердин мүнөзүн жана маалыматтардын маанилүүлүгүн эске алат. Ошону менен бирге талдоонун максаты өткөн мезгилдерде даярдалган жана ошол учурдагы маалыматтарга негизделген пикирлерге күмөн саноодо турбайт (A39–A44-пункттарды караңыз).

Олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жана баалоо

10. АЭС 315тин (кайра каралган)⁵ талаптарына ылайык олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин табуу жана баалоодо аудитор баалануучу маанилер менен байланышкан айкын эместикин даражасын белгилөөгө милдеттүү (A45–A46-пункттарды караңыз).
11. Аудитор кесипкөй ой жүгүртүүсү боюнча айкын эместиик даражасы жогору баалануучу маанилердин ар бири олуттуу тобокелдиктердин келип чыгышына алыш келерин белгилөөгө милдеттүү (A47–A51-пункттарды караңыз).

Олуттуу бурмалоонун бааланган тобокелдиктерине жооп иретиндеги чаралар

12. аудитор төмөнкүлөрдү белгилөөгө милдеттүү (A52-пунктту караңыз):
 - (a) жетекчилик тийиштүү түрдө финанссылык отчеттуулукту даярдоодо колдонула турган концепциянын баалануучу маанилер бөлүгүндөгү талаптарды сактадыбы (A53–A56-пункттарды караңыз);
 - (b) баалануучу маанилерди эсептөө методдору ақылга сыйрлыкпен жана алар ырааттуу колдонулганбы, ошондой эле баалануучу маанилерде же аларды эсептөө методунда өзгөрүүлөр (андайлар болсо) мурунку мезгилге салыштырмалуу түзүлгөн кырдаалда негиздүүбү (A57–A58-пункттарды караңыз).
13. Аудитор АЭС 330,⁶ талаптарына ылайык олуттуу бурмалоонун бааланган тобокелдиктерине карата жооп иретиндеги чараларды көрүүдө баалануучу маанилердин мүнөзүн эске алыш төмөндө саналган аракеттердин бирин же бир нечесин аткарууга милдеттүү (A59–A61-пункттарды караңыз):
 - (a) аудитордук корутунду күнүнө чейин болгон окуялар баалануучу маанилерге карата аудитордук далилдерди камсыз кылып аларын белгилөө (A62–A67-пункттарды караңыз);
 - (b) жетекчилик негиздөөгө алган баалануучу маанилерди жана маалыматтарды кантип эсептегендигин текшерүү. Мында аудитор төмөнкүлөрдү баалоого милдеттүү (A68–A70 пункттарды караңыз):

⁵ АЭС 315 (кайра каралган), 25-пункт

⁶ АЭС 330, 5-пункт.

- (i) колдонулган баалоо методу түзүлгөн жагдайларда ылайыктуубу (A71–A76-пункттарды караңыз);
 - (ii) жетекчилик тарабынан колдонулган божомолдор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулган концепциясында караган баалоо максаттарынан алып караганда ылайыктуубу (A77–A83-пункттарды караңыз);
 - (c) текшерүүнүн тийиштүү жол-жоболорун аткаруу менен бирге жетекчилик тарабынан баалануучу маанилердин эсептелишинин аткарыйлышин контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун тестиirlөө керек (A84–A86-пункттарды караңыз);
 - (d) талдоонун жүрүшүндө жетекчиликтин так баалоосун колдонуу үчүн так баалоону же диапазонун баалоону эсептөө. Ал үчүн (A87–A91-пункттарды кара.):
 - (i) эгерде аудитор жетекчилик колдонгондан айырмаланган божомолдорду же методдорду колдонсо ал жетекчилик колдонгон божомолдор же методдор аудитордук так баалоодо же диапазонун аудитордук баалоодо олуттуу өзгөрүлмөлөр чагылдырылганын ыраство үчүн жетиштүү даражада колдонулгандыгын изилдөөгө, түшүнүүгө жана жетекчиликтин так баалоосуна салыштырмалуу бардык олуттуу айырмачылыктарын баалоого милдеттүү (A92-пунктту кара.);
 - (ii) эгер аудитор баалоо диапазонун колдонуунун максатка ылайыктуулугу тууралуу тыянакка келсе, алынган аудитордук далилдерге таянып диапазондун алкагындағы бардык жыйынтыктарды негизделген деп эсептөөгө мүмкүн боло тургандай кылыш диапазонду кичирейтүүгө милдеттүү (A93–A95-пункттарды караңыз).
14. 12-пунктта көлтирилген маселелерди карап жатып же 13-пунктка ылайык олуттуу бурмалоонун бааланган тобокелдиктерине жооп иретиндеги чараларды көрүп жатып аудитор жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу үчүн баалануучу маанилердин бир же бир нече аспекттери боюнча атайын жөндөмдөр же билимдер талап кылышарын белгилөөгө милдеттүү (A96–A101-пункттарды караңыз).

Олуттуу тобекелдиктерге жооп иретиндеги текшерүүнүн андан аркы жол-жоболору

Баалоонун айынын эместиги

15. Олуттуу тобокелдиктерге байланыштуу болгон баалануучу маанилерге карата аудитор АЭС 330⁷ талаптарына ылайык маани-маңызы боюнча текшерүүлөрдүн аткарылган кошумча жол-жоболорунан тышкary төмөнкүлөрдү баалоого милдеттүү (A102-пункттуу караңыз):
- (a) жетекчилик альтернативдүү божомолдорду же жыйынтыктарды караганбы; кайсы себептен улам аларды четке каккан; баалануучу маанилерди эсептөөдө айкын эместилик даражасын азайтуу үчүн жетекчилик дагы кандай чараларды көргөн (A103–A106-пункттарды караңыз);
 - (b) жетекчилик тарабынан колдонулган олуттуу божомолдор негиздүү болуп саналабы (A107–A109-пункттарды караңыз);
 - (c) жетекчилик тарабынан колдонулган олуттуу божомолдорун негиздүүлүгүн баалоо үчүн же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулган концепциясынын талаптарынын сакталышы үчүн мааниге ээ болгон учурларда жетекчиликтин ниетин жана аракеттердин конкреттүү пландарын ишке ашыруу жөндөмдүүлүгүн баалаган учурларда (A110-пункттуу караңыз).
16. Эгер аудитор жетекчилик олуттуу тобокелдиктер байланыштуу болгон баалануучу маанилерге айкын эместикин таасирин азайтуу үчүн чараларды жетишсиз көрүп жатат деп эсептесе, ал эгер зарыл деген учурда, баалануучу маанилердин негиздүүлүгүн баалоо максатында баалоонун диапазонун эсептөөгө милдеттүү (A111–A112-пункттарды караңыз).

Таануу жана баалоо критерийлери

17. Олуттуу тобокелдиктерге байланыштуу болгон баалануучу маанилерге карата аудитор төмөнкүлөр үчүн жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алууга милдеттүү:
- (a) жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукта баалануучу маанилерди таануу же тааныбоочечими (A113–A114-пункттарды караңыз);
 - (b) жетекчилик тандап алган баалануучу маанилеринин эсеби финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясында колдонулган талаптарга жооп берет (A115-пункттуу караңыз).

финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулушуу концепциясынын талаптарына ылайык келет.

⁷ АЭС 330, 18-пункт

Баалануучу маанилердин негиздүүлүгүн аныктоо жана бурмaloолорду табуу

18. Аудитор аудитордук далилдерге негиздеп финанссылык отчеттуулуктагы баалануучу маанилерди колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын контекстинде негизделгендин же бурмалангандыгын аныктоого милдеттүү (A116–A119-пункттарды караңыз).

Баалануучу маанилер менен байланышкан маалыматтарды ачып көрсөтүү

19. Аудитор финанссылык отчеттуулукта баалануучу маанилер менен байланышкан маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясында колдонулган талаптарды каннааттандырышы үчүн жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алууга милдеттүү (A120–A121-пункттарды караңыз).
20. Олуттуу тобокелдиктерге байланыштуу болгон баалануучу маанилерге карата аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясында колдонулган талаптар контекстинде баалоонун айкын эместиги жөнүндө маалыматтардын финанссылык отчеттуулукта жетиштүү ачылышын баалоого милдеттүү (A122–A123-пункттарды караңыз).

Жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулук белгилери

21. Аудитор жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулугунун белгилерин табуу үчүн баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчилик тарабынан түзүлгөн жана кабыл алынган пикирлерди жана чечимдерди талдоого милдеттүү. Мында жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулугунун белгилери өзүнөн өзү айрым баалануучу маанилеринин негиздүүлүгү тууралуу тыянактарды даярдоодо эске ала турган бурмaloо болуп саналбайт (A124–A125-пункттарды караңыз).

Жазуу жүзүндөгү билдиригүүлөр

22. Аудитор жетекчиликтен жана эгер мүмкүн болсо корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү адамдан баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган олуттуу божомолдордун негиздүүлүгү тууралуу пикирлерин билдире ала турган жазуу жүзүндө билдиригүү алууга милдеттүү (A126–A127-пункттарды караңыз).

Документация

23. Аудитордук документацияда⁸ аудитор төмөнкүлөрдү чагылдырууга милдеттүү:

⁸ АЭС 230 «Аудитордук документация», 8-11-пункттар жана А6-пункт

- (a) олуттуу тобокелдиктерге байланыштуу болгон баалануучу маанилердин негиздүүлүгү тууралуу жасаган тыянактары үчүн негиздерди жана алар жөнүндө маалыматтарды ачып көрсөтүүсү; жана
- (b) жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулугунун белгилерин, егерде андайлар болсо (A128-пунктту караңыз).

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Баалануучу маанилердин мүнөзү (2-пунктту караңыз)

- A1. Бизнес ишмердүүлүгүнө мүнөздүү айын эместиктен улам, финанссылык отчеттуулуктун айрым беренелерин болжолдуу түрдө гана баалоого болот. Мындан сырткары активинин, милдеттенмесинин же өздүк капиталдын компонентинин айрым мүнөздөмөлөрү же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун конкреттүү концепциясында белгиленген баалоонун негизи же методу финанссылык отчеттуулуктун тийиштүү беренелерин баалоо зарылдыгын шартташи мүмкүн. Кээ бир финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары финанссылык отчеттуулукта маалыматтарды баалоонун жана ачып көрсөтүүнүн конкреттүү методдорун белгилеши, ал эми башкалары конкретикасынын аздыгы менен айырмаланышы мүмкүн. Ушул стандарттын Тиркемесинде ар кандай финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепцияларында каралган адилет наркты баалоолор жана маалыматтарды ачып көрсөтүүлөр каралат.
- A2. Кээ бир баалануучу маанилерге салыштырмалуу төмөн айын эместиктөр мүнөздүү, аны менен олуттуу бурмaloолордун азыраак тобокелдиктери байланыштуу болушу мүмкүн, мисалы:
- бизнес ишмердүүлүгү татаал болбогон ишканалар тарабынан эсептелген баалануучу маанилер;
 - күнүмдүк операцияларга таандык болгондуктан тез-тез эсептелип жана жаңыланып турган баалануучу маанилер;
 - жарыяланган пайыздык ставкалар же баалуу кагаздардын биржалык котировкалары сыйктуу ачык булактардан алынган маалыматтарды колдонуп эсептелген баалануучу маанилер. Адилет наркты баалануучу маанисине карата мындај маалыматтарды «байкоо жүргүзүлүүчү» маалыматтар деп атоого болот;
 - эсептөө методу колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясында жазылган адилет нарктын баалануучу мааниси

- жөнөкөй жана адилет нарк боюнча баалоону талап кылган активге же милдеттеннеге карата женил колдонулат;
- эсептөө модели жакшы белгилүү болгон же божомолдорду же байкоо жүргүзүлгөн баштапкы параметрлерди колдонууну камтыган шартта жалпы кабыл алынган адилет нарктын баалануучу мааниси.
- A3. Башка баалануучу маанилерге салыштырмалуу жогорку айкын эместиk мүнөздүү болушу мүмкүн, өзгөчө эгерде мындай маанилер олуттуу божомолдорго негизделсе, мисалы:
- бүтпөгөн соттук териштириүүнүн жыйынтыгына тийиштүү баалануучу маанилер;
 - биржада соодаланбаган туунду финанссылык инструменттердин адилет наркынын баалануучу мааниси;
 - эсептөө үчүн ишканы тарабынан иштелип чыккан модель же божомолдор же рынокто байкоо жүргүзүлбөгөн баштапкы параметрлер колдонгон адилет наркынын баалануучу мааниси.
- A4. Баалоонун айкын эместиk даражасы баалануучу маанилердин мүнөзүнө, аны эсептөө жана субъективдүүлүгү үчүн жалпы кабыл алынган методдун же аны эсептөө жана субъективдүүлүгү үчүн колдонулган божомолдордун моделинин көлөмүнө жараша өзгөрүп турат. Айрым учурларда, баалануучу маанилер менен байланышкан айкын эместиk ушунчалык чоң болгондуктан, колдонулган финанссылык отчеттуулуктуу даярдоо концепциясында каралган таануу критерийлери аткарылбай жана баалануучу маанилер алынбай калышы мүмкүн..
- A5. Адилет наркы боюнча баалоону талап кылган финанссылык отчеттуулуктун бардык беренелери баалоонун айкын эместикине мүнөздөлбейт. Мисалы, финанссылык отчеттуулуктун айрым беренелери боюнча чыныгы бүтүмдөр жасалган баалар жөнүндө жалпыга жеткиликтүү жана так маалыматты камсыз кылган активдүү жана ачык рынок болгон жагдайда байкалыши мүмкүн. Мындай учурларда, жарыяланган котировкалар, адатта, адилет нарктын Эң мыкты аудитордук далили болуп саналат. Ошону менен биргэе баалоонун айкын эместики баалоо методу жана маалыматтар абдан так аныкталган күнде да болушу мүмкүн. Мисалы, эгерде мындай баалуу кагаздардын пакети рыноктун көлөмү боюнча олуттуу болсо же мындай баалуу кагаздардын ликвиддүүлүгү чектелген болсо активдүү жана ачык рынокто жарыяланган рыноктук нарк боюнча котировкаланган баалуу кагаздардын баасын ондо-түзөө талап кылышы мүмкүн. Мындан сырткары, баанын айкын эместики, мисалы, конкреттүү рынокто ликвиддүүлүктүн жоктугу сыйктуу эсептөө учурунда болгон жалпы экономикалык факторлорго таасир этиши мүмкүн.

- A6. Баалануучу маанилерди эсептөөдө адилет наркты баалоодон айырмаланган эсептөө талап кылынган жагдайлардын кошумча мисалдары:
- қүмөндүү карыздар боюнча резерв;
 - эскирген запастар;
 - кепилдик милдеттенмелери;
 - амортизациясын эсептөө методу же активдин пайдалуу кызмат мөөнөтүү;
 - ордун толтуруу боюнча айкын эместиk болгон учурларда инвестициянын баланстык наркын азайтуу суммасы;
 - узак мөөнөттүү келишимдерди аткаруунун жыйынтыктары;
 - соттук териштирүүнү жөнгө салуу жана чыгарылган сот чечимдерин аткаруу боюнча чыгымдар.
- A7. Адилет наркты эсептөө талап кылынышы мүмкүн болгон жагдайлардын кошумча мисалдары:
- активдүү жана ачык рынокто сатылбаган татаал финанссылык инструменттер;
 - акцияларга негизделген төлөмдөр;
 - чыгарып салуу үчүн дайындалган мүлк же жабдуу;
 - гудвилл жана материалдык эмес активдерди кошкондо бизнести бириктируунун жыйынтыгы боюнча сатып алынган айрым активдер же милдеттенмелер;
 - көз карандысыз тарараптардын ортосунда активдерди же милдеттенмелерди ақчалай эсепке албастан алмашууну билдириген операциялар, мисалы, накталай эсептешүүлөрдү камтыбаган иштин ар кандай чөйрөсүндө иштеген белүмдөрдүн ортосунда ондуруштүк жабдууларды алмашуу.
- A8. Баалоо финанссылык отчеттуулукту даярдоодо болгон маалыматка негизделген пикирлердин колдонулушун билдириет. Көптөгөн баалануучу маанилерине карата түзүлгөн пикирлер баалоо учурунда аныкталбаган мүнөзүндө болгон маселелер боюнча божомолдордун түзүлүшүн билдириет. Аудитор, эгерде аудит учурунда белгилүү болсо, жетекчиликтин иш-аракеттерине же ал жасаган божомолдорго олуттуу таасир этиши мүмкүн болгон келечектеги шарттарды, операцияларды же окуяларды болжолдоого жооптуу эмес.

Жетекчиликтин бир жактуулугу

- A9. Финансылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы көбүнчө жетекчиликтен калыстыкты, башкача айтканда, бир жактуу болбоону талап кылат. Бирок баалануучу маанилер так болбогондуктан, алар жетекчиликтин ой жүгүртүүсүнүн таасиринде болот. Мындай ой жүгүртүүлөр жетекчиликтин атайылап же, тескерисинче, атайылап бир жактуу болушу менен мүнөздөлүшү мүмкүн (мисалы, жетекчилик каалаган натыйжага жетүүнү каалаганына байланыштуу). Баалануучу маанилердин жетекчиликтин бир жактуулугунун таасирине дуушарлангандыгы аны эсептөөдө субъективдүүлүктүн күчешүнө жараша өсүп турат. Баалануучу маанилерди эсептөөдө көп керек болгон субъективдүү чечимдерди атайылап эмес жана атайылаган жетекчиликтин бир жактуулугу коштол турат. Кайталантан аудитте, мурунку мезгил учүн аудиттин жүрүшүндө аныктаалган жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулугунун белгилери азыркы мезгилдеги тобокелдиктерди аныктоо жана баалоо боюнча аудитордун пландоосуна жана иш-аракеттерине таасир этет.
- A10. Эсеп деңгээлинде жетекчиликтин бир жактуулугун аныктоо бир кыйла кыйын болушу мүмкүн. Бир жактуулукту баалануучу маанилердин тоопторун же бардык баалануучу маанилерди жалпысынан кароодо, же бир нече отчеттук мезгилдерде байкоо жүргүзүү аркылуу гана аныктоого болот. Бирок жетекчиликтин кандайдыр бир деңгээлде бир жактуулугун дайыма субъективдүү чечимдер коштол жүрөт, жетекчилик корутундуу чыгарууда финанссылык отчеттуулукту пайдалануучуларды адаштыруу ниети болбошу мүмкүн. Бирок, эгерде андай ниет бар болсо, жетекчиликтин бир жактуулугу ак ниетсиз иш-аракеттер катары квалификацияланат.

Мамлекеттик сектордун ишканаларынын өзгөчөлүктөрү

- A11. Мамлекеттик сектордун ишканалары адилет наркты баалоо максатында ачык жана ишенимдүү маалымат булактары же адилет наркты аныктоо учүн башка негиздер жок адистештирилген активдердин олуттуу көлөмүнө ээ болушу мүмкүн. Көп учурда ишканаларга таандык адистештирилген активдер акча каражаттарынын агымын түзбөйт жана алар боюнча активдүү рынок жок. Ушул себептен адилет наркты баалоо адатта эсептөөлөрдү талап кылат жана бир топ татаал, ал эми сейрек учурларда аткарылбай калышы мүмкүн.

Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана коштоочу аракеттер (8-пункттуу караңыз)

- A12. 8-пунктта каралган тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору жана аны коштоочу аракеттер аудиторго ишканда колдоно турган баалануучу маанилердин күтүлгөн мүнөзүн жана түрүн аныктоого жардам берет.

Аудитордун негизги милдети – ишкананын ишмердүүлүгү жөнүндө алган түшүнүгү баалануучу маанилердин олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин аныктоо жана баалоо учун, ошондой эле андан аркы аудитордук жолжоболордун мүнөзүн, мөөнөтүн жана көлөмүн пландаштыруу учун жетиштүү экендигин түшүнүү.

*Колдонулууучу финанссылык отчеттуулуктун концепциясынын талаптары
жөнүндө түшүнүк алуу (8(а)-пунктту караңыз)*

A13. Колдонулууучу финанссылык отчеттуулук концепциясынын талаптарын түшүнүү аудиторго төмөнкүлөрдү аныктоого жардам берет, атап айтканда:

- ал баалануучу маанилерди таануу учун конкреттүү шарттарды же аларды аныктоо методдорун карайбы⁹;
- адилет нарк боюнча балоого уруксат берген же талап кылган конкреттүү шарттар аныкталганбы, мисалы, жетекчиликтин тигил же бул активге же милдеттенмеге карата аракеттердин конкреттүү планын ишке ашыруу ниетин эске алып;
- талап кылынган же уруксат берилген маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү аныкталганбы.

Бул маселелерди иликтегендөн кийин аудитор жетекчилик тарабынан баалануучу маанилердин эсеби боюнча аталган талаптардын сакталышы жөнүндө маселени жетекчилик менен талкуулоо учун же андай талаптар талаптагыдай аткарылгандыгы жөнүндө чечим кабыл алуу учун колдоно турган түшүнүк алат.

A14. Финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары жетекчилик учун бир нече альтернативдүү вариантар болгон учурда так баалоолорду түзүү боюнча көрсөтмөлөрдү камтыши мүмкүн. Мисалы, кээ бир финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары альтернативдүү вариантардын бири катары тандалып алынган так баалоо эң ыктымалдуу жыйынтыктар боюнча жетекчиликтин ой жүгүртүүсү чагылдырыши керек¹⁰. Башкалары ыктымалдуулукту эске алып таразаланган, дисконттолгон күтүлгөн көлөмдү колдонууну талап кылышы мүмкүн. Айрым учурларда жетекчилик дароо так баалоону эсептей алат, ал эми

⁹ Финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепцияларынын көпчүлүгү баланска же пайдалар жана зияндар жөнүндө отчетко аларды таануу критерийлерин канаттандырган беренелерди киргизүүнү талап кылат. Эсеп саясатынын принциптери жөнүндө маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү же финанссылык отчетко кошумча эскертуүлөр таанылбаган беренелерди, анын ичинде баалануучу маанилерди толук кандуу алмаштыра албайт.

¹⁰ Ар кандай финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары менен ушундай эсептелген так баалоолорду баяндоо учун ар кандай терминдер пайдаланылыши мүмкүн.

башка учурларда ишенимдүү так баалоо бир нече альтернативдүү божомолдорду же натыйжаларды изилдегендөн кийин гана мүмкүн, ал жетекчиликке так баалоону эсептөөгө мүмкүндүк берет.

- A15. Финансылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары маанилүү божомолдорго тиешелүү, алардын өзгөрүшүнө конкреттүү баалануучу маанилери өзгөчө сөзгичтегин билдирген олуттуу божомолдорго тийиштүү маалыматтардын ачып көрсөтүлүшүн талап кылышы мүмкүн. Мындан тышкary, баалоодо айкын эместикин жогорку даражада болушу айрым финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары баалануучу маанилерди таанууга тьюо салат, бирок финанссылык отчеттуулуктун эскертууларынде белгилүү бир маалыматтардын ачып көрсөтүүнү талап кылышы мүмкүн.

*Жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөө зарылдыгын аныктоо
тартиби жөнүндө түшүнүк алуу (8(b)-пунктту караңыз)*

- A16. Финансылык отчеттуулукту даярдоо жетекчиликтен операциянын, окуянын же шарттын баалануучу маанилерди эсептөөнүн зарылдыгы менен байланышын жана бардык зарыл болгон баалануучу маанилер колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепцияларынын талаптарына ылайык финанссылык отчеттуулукта таанылганын, аныкталганын жана ачып көрсөтүлгөнүн аныктоону талап кылат.
- A17. Баалануучу маанилерди эсептөөнү талап кылган операциялар, окуялар жана шарттар көпчүлүк учурда төмөнкүлөрдүн негизинде аныкталат:
- ишкананын ишмердүүлүгүн жана ал иштеген тармак жөнүндө түшүнүгү;
 - учурдагы мезгилде бизнес-стратегиясын ишке ашыруу боюнча ээлеген маалыматы;
 - егер колдонулса, өткөн мезгилдердеги ишкананын финанссылык отчеттуулугун даярдоодо топтолгон тажрийбасы.

Мынрай учурларда аудитор жетекчилик негизинен суроо-талап жиберүү аркылуу баалануучу маанилерди эсептөө зарылдыгын кандаача аныктай тургандыгын түшүнө алат. Жетекчилик бир кыйла түзүмдөштүрүлгөн мамилени колдонгон башка учурларда, мисалы, ишкана тобокелдиктерди башкаруу боюнча бөлүм расмий түзүлгөнде, аудитор баалануучу маанилерди эсептөө жана талап кылынса алар кайра кароо зарылдыгы келип чыга турган жагдайларды дайыма талдоо үчүн жетекчилик тарабынан колдонулган методдорго жана практикага карата тобокелдикти баалоо жол-жоболорун аткара алат. Баалануучу маанилердин толуктугу маселеси көбүнчө аудитордун өзгөчө көнүл буруусун талап кылат, айрыкча милдеттенмелерге карата баалануучу маанилер тууралуу сөз болгондо.

- A18. Башка аудитордук далилдер менен бирге тобокелдикти баалоо жолжоболорун аткаруунун жүрүшүндө алынган, аудит процессинде жыйналган ишкананын иши жана анын чайресү жөнүндөгү аудитордун түшүнгү аудиторго баалануучу маанилерди эсептөө зарылдыгы байланыштуу болгон жагдайларды жана жагдайлардагы өзгөрүүлөрдү аныктоого жардам берет.
- A19. Жетекчиликке жиберилген жагдайлардагы өзгөрүүлөр тууралуу сурооталаптар төмөнкү маселелерди камтышы мүмкүн:
- ишкана баалануучу маанилерди эсептөөнү талап кылышкан операциялардын жаңы түрлөрүн жасаганбы;
 - баалануучу маанилерди эсептөө талап кылышкан операциялардын шарттары өзгөргөнбү;
 - финансыйлык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулуучу концепцияларынын талаптарына ылайык өзгөртүүлөрдүн натыйжасында же башка себептердин натыйжасында баалануучу маанилерге карата эсеп саясаты өзгөргөнбү;
 - жөнгө салуучу органдардын талаптарында өзгөртүүлөр же жетекчиликтен эсептелген баалануучу маанилерди кайра карап чыгууну же жаңысын эсептөөнү талап кылышы мүмкүн болгон жетекчиликтин көзөмөлүнөн тышкаркы башка өзгөртүүлөр болгонбу;
 - эсептелген баалануучу маанилерди жаңы эсептөө же кайра карап чыгуу зарылчылыгы келип чыккан жаңы шарттар пайда болгонбу (жаңы окуялар болгонбу).
- A20. Аудиттин жүрүшүндө аудитор, баалануучу маанилерди эсептөөнү талап кылган жетекчилик тарабынан аныкталбаган операцияларды, окуяларды жана шарттарды таба алат. АЭС 315 (кайра каралган) аудитор жетекчилик тарабынан аныкталбаган олуттуу бурмалоо тобокелдиктерин аныктаган жагдайларды карайт жана тобокелдикти баалоо процесстерине байланыштуу ишкананын ички контролунда олуттуу кемчиликтөр бар экенин белгилейт.¹¹

Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү

- A21. Чакан ишканалардын аудитинде аталган маалыматты изилдөө анчалык деле кыйын эмес, анткени алардын бизнес ишмердүүлүгү көбүнчө чектелген мүнөздө, ал эми операциялары түзүмү боюнча анча татаал эмес. Мындан тышкарь, баалануучу маанилерди эсептөөнүн зарылдыгын

¹¹ АЭС 315 (кайра каралган), 16-пункт.

көп учурда аудитор тийиштүү суроо-талаптарды жөнөтө ала турган бир гана адам, мисалы, жетекчи-менчик ээси аныктайт.

Жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөө тартиби жөнүндө түшүнүк алуу (8(с)-пунктту караңыз)

A22. Финансылык отчеттуулукту даярдоо ошондой эле жетекчиликтен ички контролдун канааттандырлык системасын кошо алганда, баалануучу маанилерди эсептөө процессин киргизүүнү талап кылат. Бул процесстерге төмөнкүлөр кирет:

- тиешелүү эсеп саясатын тандоо, эсептөөнүн жана баалоонун тиешелүү методдорун кошкондо баалоо жоболорун аныктоо, жана зарыл болгон учурда, моделин тандоо;
- баалануучу маанилерге таасир эткен олуттуу маалыматтарды жана божомолдорду даярдоо же аныктоо;
- баалануучу маанилерди эсептөө зарылдыгы байланышкан жагдайларды дайыма талдоо, эгер талап кылынса баалануучу маанилерди кайра кароо.

A23. Жетекчилик баалануучу маанилерди кантин эсептегенин түшүнүү үчүн аудитор карап чыга турган маселелер төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

- баалануучу маанилер кирген эсептердин же операциялардын түрлөрү кандай (мисалы, баалануучу маанилер эсепте чагылдырылган күнде жасалуучу же кайталануучу операциялар менен байланышканбы, же алар типтүү эмес же бир жолку операцияларга киреби);
- жетекчилик конкреттүү баалануучу маанилерди эсептөө үчүн таанылган эсептөө методдорун колдонгонбу, эгер колдонсо кандай жол менен;
- баалануучу маанилер аралык күндөгү маалыматтарды колдонуп эсептелдиби, эгер эсептелсе, жетекчилик ошол аралык күн менен мезгил аяктаган күндүн ортосунда болгон окуялардын, операциялардын жана жагдайлардагы өзгөрүүлөрдүн таасирин эске алдыбы, эгер эске алса кандайча.

Моделдерди колдонууну кошкондо баалануучу маанилерди эсептөө методу (8(с)(и)-пунктту караңыз)

A24. Айрым учурларда, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы баалануучу маанилерди эсептөөнүн кандайдыр бир конкреттүү методун, мисалы, адилет наркты эсептөө үчүн колдонулушу керек болгон конкреттүү модельдүйлиш мүмкүн. Бирок, көпчүлүк учурда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу

концепциясы белгилүү бир эсептөө методун караштыrbайт, же бир эле учурда бир нече альтернативдүү методдорду караштырышы мүмкүн.

A25. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы түзүлгөн жагдайларда колдонула турган конкреттүү методдорду белгилебесе, аудитор методду изилдөө процессинде карай турган маселелердин ичине же эгерде колдонулса, баалануучу маанилерди эсептөө моделине, мисалы, төмөнкүлөр кирет:

- белгилүү бир методду тандоодо жетекчилик бааланып жаткан активдин же милдеттөмөнменин мүнөзүн кантип эске алган;
- ишкана белгилүү бир баалануучу маанилерди эсептөө үчүн жалпы кабыл алынган методдор колдонулган кандайдыр бир конкреттүү чөйрөдө, тармакта же кандайдыр бир өзгөчө шарттарда иштейби.

A26. Эгерде жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөө үчүн колдонулушу керек болгон моделди өз алдынча иштеп чыкса, же белгилүү бир тармакта же кандайдыр бир өзгөчө шарттарда көнүрткүүлүк колдонулган моделден четтеп кетсе, олуттуу бурмалоо тобокелдиктери көбөйөт.

Маанилүү контролдоо каражаттары (8(c)(ii)-пунктту караңыз)

A27. Маанилүү контролдоо каражаттары жөнүндө түшүнүк алуу максатында аудитор иликтөй турган факторлорго, мисалы, баалануучу маанилерди эсептөөчү адамдардын квалификациясын, ошондой эле төмөнкүлөргө карата контролдоо каражаттарын кошот:

- жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөөдө колдонулган маалыматтардын толуктугун, жөндүүлүгүн жана тактыгын аныктоо тартиби;
- тиешелүү деңгээлдеги жетекчилик жана ылайыгы келсө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар тарабынан баалануучу маанилерди талдоо жана бекитүү тартиби (анын ичинде аларды эсептөө үчүн колдонулган божомолдорду же баштапкы параметрлерди);
- операцияларды жүргүзгөн адамдар менен баалануучу маанилерди эсептөө үчүн жооптуу адамдардын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү тартиби, анын ичинде милдеттерди бөлүштүрүүдө ишкананын ишинин мүнөзү жана ал өндүргөн продукция же көрсөткөн кызматтары эске алынганбы (мисалы, ири финанссылык мекемеде милдеттердин бөлүштүрүлүшү ишкананын өздүк финанссылык продуктударынын адилет наркын баалоо жана ырастоо үчүн жооптуу болгон жана сыйакылары андай продуктударга байланышпаган адамдар иштей турган көз карандысыз бөлүмдү түзүүнү карашы мүмкүн).

A28. Баалануучу маанилерди эсептөөдө жагдайга жараша башка контролдоо каражаттары колдонулушу мүмкүн. Мисалы, эгерде баалануучу маанилерди эсептөө үчүн ишканы конкреттүү моделдерди колдонсо, жетекчилик мындай моделдердин колдонулушун жөнгө салуучу эрежелерди жана жол-жоболорду белгилеши мүмкүн. Олуттуу контролдоо каражаттары мисалы, төмөнкү аспекттерди контролдоону камтышы мүмкүн:

- конкреттүү бир максатка жетүү үчүн конкреттүү моделдин түзүмүн иштеп чыгуу же тандоо;
- моделди пайдалануу;
- моделдин бүтүндүгүн колдоо жана дайыма ырастоо.

Жетекчилик тарабынан эксперттерди тартуу (8(c)(iii)-пунктту караңыз)

A29. Жетекчилик талап кылынган так баалоону эсептөө үчүн зарыл болгон тажрыйбага жана квалификацияга ээ адамдарды тартып же ишкананы жалдай алат. Бирок, кээ бир учурларда эсептөө же так баалоолорду эсептөөгө көмөктешүү үчүн жетекчилик экспертти тартууга муктаж болушу мүмкүн. Бул муктаждык төмөнкү жагдайлардан улам келип чыгышы мүмкүн:

- баалоону талап кылган маселенин адистештирилген мүнөзү (мисалы, минералдык чийки заттардын же казып алуу тармактарындағы углеводороддун запастарын баалоо);
- колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын тиешелүү талаптарынын аткарылышын камсыз қылууга тартылган моделдердин техникалык өзгөчөлүктөрү (мисалы, адилет нарк буюнча айрым баалоолор);
- баалануучу маанилерди эсептөөнү талап кылган шарттын, операциянын же окуянын адаттан тыш же сейрек мүнөзү.

Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү

A30. Чакан ишканаларда, менчик ээси-жетекчиси керектүү так баалоолорду өзү эсептей алат. Бирок, кээ бир учурларда, ага эксперттин жардамы талап кылынышы мүмкүн. Аудиттин баштапкы этабында менчик ээси-жетекчи менен ар кандай баалануучу маанилердин мүнөзүн, талап кылынган баалануучу маанилердин толуктугун жана баалоо процессинин адекваттуулугун талкуулоо менчик ээсине-жетекчиге эксперттик жардам керектигин аныктоого жардам берет.

Божомолдор (8(c)(iv)-пунктту караңыз)

A31. Божомолдор баалануучу маанилердин ажырагыс компоненти болуп саналат. Аудитор баалануучу маанилердин негизинде эсептелген

божомолдор жөнүндө түшүнүк алуу максатында изилдей турган маселелерге, мисалы, төмөнкүлөр кирет:

- божомолдордун мүнөзү кандай, анын ичинде кайсынысы олуттуу болушу мүмкүн;
- жетекчилик божомолдордун жөндүүлүгүн жана толуктугун кантит баалайт (б.а. бардык олуттуу өзгөрмөлөр эске алынганбы);
- эгерде колдонулса, жетекчилик колдонулган божомолдордун ички ырааттуулугун кантит аныктайт;
- божомолдор жетекчиликтин контролундагы маселелерге киреби (мисалы, активдин пайдалуу кызмат мөөнөтүн баалоого таасир этиши мүмкүн болгон программалык тейлөө жөнүндө божомолдор), жана алар ишкананын бизнес-пландарына жана анын чөйрөсүнө шайкеш келеби, же божомолдор жетекчиликтин көзөмөлүнөн тышкаркы маселелерге киреби (мисалы, пайыздык ставкалар, өлүмдүн көрсөткүчү, мүмкүн болгон согтук териштируүлөр же жөнгө салуучу органдардын аракеттери, келечектеги акча агымынын өзгөрмөлүүлүгү жана мөөнөттөрү жөнүндө божомолдор);
- божомолдорду ырастаган документтердин мүнөзү жана көлөмү кандай (анын болушунда).

Эксперт баалануучу маанилерди эсептөөгө жетекчиликтен көрсөткүчүн түзүп берсе турган божомолдорду түзэ алат же аныктай алат. Эгерде жетекчилик эксперт тарабынан түзүлгөн же аныкталган божомолдорду колдонсо, алар жетекчиликтин божомолдору болуп калат.

- A32. Кээ бир учурларда, божомолдорду баштапкы параметрлерге киргизсө болот, мисалы, жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөө үчүн тигил же бул моделди колдонгондо, бирок «баштапкы параметрлер» термини конкреттүү божомолдор колдонулган базалык маалыматтарга да тиешелүү болушу мүмкүн.
- A33. Божомолдорду ырастоо үчүн жетекчилик жөндүүлүгү жана ишенимдүүлүгү ар кандай болгон, ички жана тышкы булактардан алынган маалыматтын ар кандай түрлөрүн колдоно алат. Кээ бир учурларда, тышкы булактардан алынган маалымат (мисалы, жарыяланган пайыздык ставкалар же башка статистикалык маалымат) же ички булактардан (мисалы, ишканада зарыл болгон тажрыйба же тышкы маалымат булактары жок болгондо, божомол субъективдүү мүнөздө болушу мүмкүн.

- A34. Адилет наркты баалоодо божомол тигил же бул активди алмаштырууда же кандайдыр бир милдеттөмөнүү жөнгө салууда адилет наркты аныктоо үчүн кабардар жана кызықдар көз карандысыз жактар тарабынан колдонула турган маалыматтарды эске алат же аларга каршы келбейт (айрым учурларда аларга карата «рыноктун катышуучулары» деген термин же башка эквиваленттүү термин колдонулат). Айрым божомолдор бааланып жаткан активдин же милдеттөмөнин мунозунө, колдонулган баалоо методуна (мисалы, салыштырма бүтүмдөрдүн ыкмасы же рыноктук ыкма) жана финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарына жараша айырмаланышы мүмкүн.
- A35. Адилет наркты баалоодо колдонулган божомолдордо же баштапкы параметрлерде булагы жана негизи боюнча төмөнкү айырмачылыктар байкалат:
- (a) рыноктун катышуучулары тарабынан активдин же милдеттөмөнин баасын аныктоо үчүн колдонула турган, отчет берүүчү ишканага карата көз карандысыз булактардан алынган рыноктук маалыматтарга негизделген божомолдор жана баштапкы параметрлер (айрым учурларда аларды белгилөө үчүн «байкоо жүргүзүлүүчү баштапкы параметрлер» термини же башка эквиваленттүү термин колдонулат);
 - (b) рыноктун катышуучулары тарабынан активдин же милдеттөмөнин баасын аныктоо үчүн колдонула турган, түзүлгөн кырдаалда алууга боло турган эң мыкты маалыматтын негизинде иштелип чыккан божомолдор жөнүндө жетекчиликтин жеке пикирин эске алган божомолдор жана баштапкы параметрлер (айрым учурларда аларды белгилөө үчүн «байкоо жүргүзүлбөгөн баштапкы параметрлер» термини же башка эквиваленттүү термин колдонулат).

Бирок, иш жүзүндө, (a) жана (b) пункттарда баяндалган божомолдор менен баштапкы параметрлердин ортосундагы айырмачылык дайыма эле так боло бербейт. Мындан тышкary, жетекчилик рыноктун ар кандай катышуучулары тарабынан колдонулган бир нече ар кандай божомолдорду тандоону талап кылышы мүмкүн.

- A36. Субъективдүүлүк даражасы, мисалы, божомолдорго же баштапкы параметрге байкоо жүргүзүлгөнүн аныктоодо баалоонун айкын эместикик даражасына, демек, конкреттүү баалануучу маанилерди олуттуу бурмалоолордун тобокелдигине аудитордун берген баасына таасир этет.

Баалануучу маанилерди эсептөө методдорунда өзгөрүүлөр (8(c)(v) пунктун караныз)

- A37. Жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөө ыкмасын баалоодо аудитор өткөн мезгилиге салыштырмалуу алардын эсептөө

методдорунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгондугун (же болушу керектигин) белгилеши керек. Эгерде ишкананын ишмердүүлүгүнө таасир эткен чейрөдө же жагдайларда же тиешелүү колдонулган финансыйлык отчеттуулукту даярдо концепциясынын талаптарына таасир этүүчү кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, анда кабыл алынган баалоо методун өзгөртүү талап кылышы мүмкүн. Эгерде жетекчилик баалануучу маанилерин эсептөө методун өзгөрткөн болсо, анда жетекчилик бил жана метод жана жагдайларда кыйла негиздүү болорун же мындай өзгөрүүлөргө жооп берерин ырастай алғыдай болушу керек. Мисалы, эгерде жетекчилик баалануучу маанилердин эсептөө негизин өзгөртсө жана утурумдук рыноктук баалардын негизинде баалоо методунун ордуна моделди колдонсо, аудитор критикалык баалоо жүргүзүшү жана рыноктогу кырдаал жөнүндө жетекчиликтин божомолдору түзүлгөн экономикалык шарттарда негиздүү экендигин белгилеши керек.

Баалоонун айын эместиги (8(c)(vi)-пунктту караңыз.)

A38. Аудитор жетекчилик баалардын айын эместигинин таасирин баалагандыгы, бааласа кандай баалагандыгы жөнүндө түшүнүк алуу максатында изилдей ала турган маселелер, мисалы төмөнкүлөр:

- жетекчилик божомолдордо өзгөрүүлөрдүн тигил же бул баалануучу маанилерине таасирин аныктоо максатында сөзгичтигине талдоо жүргүзүү аркылуу альтернативдүү божомолдорду же жыйынтыктарды (окуяларды) карадыбы жана эгер каралса, кантип;
- жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыктары окуялардын натыйжасынын бир нече сценарийлерин көрсөткөн учурларда жетекчилик баалануучу маанилерди кантип эсептейт;
- жетекчилик өткөн мезгилде эсептелген баалануучу маанилердин анык жыйынтыктарына мониторинг жүргүзөбү жана жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары боюнча керектүү чараптарды көрдүбү.

Откөн мезгилде эсептелген баалануучу маанилерди талдоо (9-пунктту караңыз)

A39. Баалануучу маанилердин анык жыйынтыгы көбүнчө өткөн мезгилдин финансыйлык отчетунда таанылган баалануучу маанилеринен айырмаланат. Мындай айырмачылыктардын себебин аныктоо жана түшүнүү учун тобокелдиктерди баалоо жол-жоболорун аткаруунун жыйынтыктары боюнча аудитор төмөнкүлөрдү ала алат:

- жетекчилик тарабынан өткөн мезгилдеги баалоолорду эсептөө процессинин натыйжалуулугу жөнүндө маалыматты, анын

негизинде аудитор учурдагы мезгилдеги ушуга окшош процесстин натыйжалуулугу жөнүндө биле алат;

- учурдагы мезгилде өткөн мезгилдин баалануучу маанилерин кайра баалоого тиешелүү аудитордук далилдер;
- финанссылык отчеттуулукта ачып көрсөтүү талап кылына турган баалоонун айкын эместиги сыйктуу маселелер боюнча аудитордук далилдер.

A40. Мурунку мезгилдеги баалануучу маанилерин талдоо баалануучу маанилердин жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулугуна сезгичтигин жогорулаткан же анын бар экендин көрсөткөн учурдагы жагдайларды жана шарттарды аныктоого жардам берет. Кесипкөй скептицизм аудиторго мындай жагдайларды же шарттарды аныктоого жана андан аркы аудитордук жол-жоболордун мүнөзүн, мөөнөтүн жана көлөмүн аныктоого жардам берет.

A41. Олуттуу баалануучу маанилерине таандык жетекчиликтин ой жүргүртүүлөрүнө жана божомолдоруна ретроспективдүү талдоо жүргүзүүнү дагы АЭС 240.¹² талап кылат. Бул талдоо жетекчиликтин колдонулуп жаткан контролдоо системасынан тышкаркы иш-аракеттердин тобокелдигине жооп катары жүргүзүлөт жана алдамчылыктан улам олуттуу бурмалоо тобокелдиктери байланышкан бир жактуулук белгилеринин болушуна баалануучу маанилерди текшерүү боюнча аудитордук жол-жоболордун аудитор тарафынан иштеп чыгуу жана аткаруу процессинин бир бөлүгү болуп саналат. Практикада ушул стандартта ылайык тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору катары жүргүзүлгөн өткөн мезгилдин баалануучу маанилерине аудитордун талдоосу АЭС 240та каралган текшерүү менен бир убакта жүргүзүлүшү мүмкүн.

A42. Аудитор өткөн мезгилдеги аудиттин жүрүшүндө айкын эместиги жогору катары аныкталган же мурунку мезгилге салыштырмалуу олуттуу өзгөрүүлөр болгон баалануучу маанилерди бир кыйла кененирээк талдоо тыянағына келиши мүмкүн. Экинчи жагынан, мисалы, күнүмдүк жана кайталануучу операцияларды эсепке алуунун жүрүшүндө түзүлгөн баалануучу маанилердеге карата аудитор тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору катары талдоо максатында талдоо жол-жоболорун аткаруу жетиштүү болот деген тыянакка келиши мүмкүн.

A43. Аныктоо күнүндө болгон шарттардан улам эсептелген адилет наркты баалоо жана башка баалануучу маанилер өткөн мезгилдин финанссылык

¹² АЭС 240 «Финанссылык отчеттуулукка аудит жүргүзүүдө ак ниетсиз иш-аракеттерге карата аудитордун милдеттери», 32(b)(ii)-пункт

отчеттуулугунда таанылган адилет нарктын көлөмү менен учурдагы мезгилдин финанссылык отчеттуулугун эсептөө максатында кайра бааланган натыйжанын же көлөмүнүн ортосундагы айырмачылыктардын кыйла олуттуу саны менен мүнөздөлүшү мүмкүн. Себеби, мындай баалануучу маанилерди эсептөөнүн максаты тигил же бул конкреттүү учурдун наркы жөнүндө түшүнүк ишкана ишмердүүлүгүн жүргүзгөн шарттардын өзгөрүшү менен олуттуу өзгерүш менен аныкталат. Ошондуктан, талдоо жүргүзүүдө аудитор олуттуу бурмaloолордун тобокелдиктерин аныктоодо жана баалоодо пайдалуу болгон маалыматтарды алууга басым жасашы керек. Мисалы, көэ бир учурларда, өткөн мезгилде адилет наркты баалоонун иш жүзүндөгү жыйынтыгына таасир эткен тигил же бул рыноктун катышуучусунун божомолдорундагы өзгөрүүлөрдү түшүнүү аудиттин максаттары үчүн зарыл болгон маалыматты бере албай калышы мүмкүн. Мындай учурда, аудитор тарабынан өткөн мезгилдеги адилет наркты баалоонун иш жүзүндөгү жыйынтыктарын изилдөөсү жетекчилик тарабынан мурунку мезгилдеги баалоолорду эсептөөнүн натыйжалуулугун иликтөөгө, башкacha айтканда аудитор жетекчилик тарабынан учурдагы мезгилде баалоолорду эсептөө процессинин натыйжалуулугу жөнүндө ой-пикириң түзө ала турган жетекчиликтин иш-аракетине көбүрөөк багытталышы мүмкүн.

- A44. Баалануучу маанилердин иш жүзүндөгү жыйынтыгы менен өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугунда таанылган көлөмүнүн ортосундагы айырмачылык сөзсүз түрдө өткөн мезгилдин финанссылык отчеттуулугунда бурмaloолордун бар экендигин көрсөтпөйт. Бирок, эгерде, айырмачылык мурунку мезгилдин финанссылык отчеттуулугун даярдоо иши бүтөөрдө жетекчиликтин карамагынданын болгон маалыматка байланыштуу болсо же аталган финанссылык отчеттуулугун даярдоодо алынышы жана эсепке алынуусу негизделсе бурмaloо тууралуу күбөлөндүрө алат. Финанссылык отчеттуулуктун көптөгөн концепциялары бурмaloолорду билдириген баалануучу маанилердеги өзгөрүүлөрдү андай эмес өзгөрүүлөрдөн айрымалоо катары көрсөтмөлөрдө, ошондой эле аларды эсепке алууда чагылдыруу тартиби боюнча сунуштарды камтыйт.

Олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табуу жана баалоо

Баалоонун айкын эместиги (10-пункттуу караныз

- A45. Тигил же бул баалануучу маанилерине мүнөздүү болгон айкын эместики даражасы төмөнкү факторлор менен шартталышы мүмкүн:
- баалануучу маанилердин ой жүгүртүүлөргө көз карандылык даражасы;
 - баалануучу маанилердин божомолдордогу өзгөрүүлөргө сезгичтиги;

- баалоонун айкын эместигин азайта ала турган таанылган баалоо методдорунун болушу (бирок баштапкы параметрлер катары пайдаланылган божомолдордун субъективдүү мүнөзү дагы эле баалардын айкын эместигине алыш келиши мүмкүн);
- болжолдоо мезгилиниң узактыгы жана келечектеги окуяларды болжолдоо үчүн мурунку мезгилдеги окуялар жөнүндө маалыматтарды колдонуу мүмкүнчүлүгү;
- тышкы булактардан ишенимдүү маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү;
- бааланган маанинин канчалык деңгээлде байкоо жүргүзүлө турган же жүргүзүлбөгөн маалыматтарга негизделгенди.

Баалануучу маанилердин жетекчиликтин бир жактуулугуна карата сөзгичтигине мындай баалануучу маанилерди айкын эместиик даражасы таасир этиши мүмкүн.

A46. Олуттуу бурмалоо тобокелдигин баалоодо аудитор төмөнкү факторлорду да карашы мүмкүн:

- баалануучу маанилердин иш жүзүндөгү же күтүлгөн көлөмүн;
- баалануучу маанилердин чагылдырылган көлөмү (башкача айтканда жетекчиликтин так баалосу) жана аудитордун пикири боюнча чагылдырылыши керек болгон көлөм;
- жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөө үчүн экспертигин тартылыши;
- өткөн мезгилдин баалануучу маанилерин талдоонун натыйжалары.

Баалоонун айкын эместигинин жогорку даражасы жана олуттуу тобокелдиктер (см. пункт 11-пункттуу караңыз)

A47. Айкын эместииктин жогорку даражасын мунөздөгөн баалануучу маанилердин мисалдары төмөнкүлөр:

- ой жүгүртүүлөрден, мисалы бүтө элек соттук теришириүүнүн натыйжасы жөнүндө ой жүгүртүүлөргө же көп жылдардан кийинки боло турган аныкталбаган окуяларга байланыштуу келечектеги акча агымдарынын суммасы жана мөөнөтү жөнүндө ой жүгүртүүлөргө көз каранды болгон баалануучу маанилер;
- таанылган эсептөө методдорун колдонбостон эсептелген баалануучу маанилер;
- өткөн мезгилдин финансыйлык отчеттуулугунда чагылдырылган баалануучу маанилерине окшош аудитордун талдоосунун жыйынтыктарына карата баалануучу маанилер анын баштапкы

- баалануучу маанилери менен иш жүзүндөгү жыйынтыгынын
ортосундагы олуттуу айырмачылыктар жөнүндө күбөлөндүрөт;
- эсептөө үчүн ишканан тарабынан иштелип чыккан модель
колдонулган же ал боюнча байкоо жүргүзүлгөн баштапкы
параметрлери жок адилет нарктын баалануучу маанилери.
- A48. Олуттуу эмес баалануучу маанилерине тийиштүү болгондор айкын
эместикин мындай баалануучу маанилерине мүнөздүү болгон олуттуу
бурмaloого алып келиши мүмкүн, башкача айтканда, тигил же бул
баалануучу маанилерине карата финанссылык отчеттуулукта таанылган
же ачып көрсөтүлгөн сумманын көлөмү анын айкын эместиги жөнүндө эч
нерсе маалымдабашы мүмкүн.
- A49. Айрым учурларда, баалоонун айкын эместиик даражасы негиздүү
баалануучу маанилерди эсептөө мүмкүн эмес болгондой жогору болушу
ыктымал. Ушуга байланыштуу колдонулган финанссылык отчеттуулукту
даярдоо концепциясы финанссылык отчеттуулукта же адилет нарк боюнча
баалоодо тийиштүү беренени таанууга тыюу салышы мүмкүн. Мындай
учурларда олуттуу тобокелдиктер баалануучу маанилерди же анын
адилет наркын баалоону таануу же тааныбоо зарылдыгы менен эле эмес,
ошондой эле ачып көрсөтүлгөн маалыматтын жетиштүүлүгү менен дагы
байланыштуу болушу мүмкүн. Колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту
даярдоо концепциясы мындай баалануучу маанилер жөнүндө жана
аларга мүнөздүү болгон айкын эместикин жогорку даражасы жөнүндө
маалыматтарды ачып көрсөтүүнү талап кылышы мүмкүн. (A120–A123-
пункттарды караңыз).
- A50. Эгерде аудитор баалануучу маанилер олуттуу тобокелдиктин келип чыгуу
коркунучун туудурат деп аныктаса, ишканада колдонулуп жаткан
контролдоо каражаттары, анын ичинде жүргүзүлүп жаткан контролдук
иш-аракеттер жөнүндө түшүнүк алууга милдеттүү.¹³
- A51. Айрым учурларда, баалануучу маанилердин айкын эместиги ишкананын
ишимердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө шек туудурушу
мүмкүн. Мындай жагдайларга тийиштүү талаптар жана көрсөтмөлөр
АЭС 570те (кайра каралган)¹⁴ берилген.

Олуттуу бурмaloонун бааланган тобокелдиктерине жооп иретинdegи чаралар (12-пункттуу караңыз)

- A52. АЭС 330.¹⁵ аудитордон мүнөзү, мөөнөтү жана көлөмү баалануучу
маанилер менен байланышкан олуттуу бурмaloолордун бааланган

¹³ АЭС 315 (кайра каралган), 29-пункт

¹⁴ АЭС 570 (кайра каралган) «Ишимердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү».

¹⁵ АЭС 330, 5–6-пункттар

тобокелдиктерин финанссылык отчеттуулуктун деңгээлинде жана өбөлгөлөрдүн деңгээлинде төмөндөтүүгө жардам бере турган аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгууну жана жүргүзүүнү талап кылат. A53-A115-пунктарында өбөлгөлөрдүн деңгээлинде гана тобокелдиктерге жооп иретинде кабыл алынган конкреттүү чараплар карапат.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарынын сакталышы (12(a)-пунктту караңыз)

- A53. Көптөгөн финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары менен баалануучу маанилерди таануунун конкреттүү шарттары, аларды эсептөө методдору жана милдеттүү түрдө ачып көрсөтүлүүгө тийиш болгон маалыматтар аныкталган. Мындай талаптардын сакталышы кыйын жана ой жүгүртүүлөрдүн түзүлүшүн карайт. Тобокелдиктерди баалоо жол-жоболорун аткаргандан кийин аудитор колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепцияларынын сакталышында ката кетириүү тобокелдиги бар же ар кандай чечмеленген талаптарына өзгөчө көнүл бурушу керек.
- A54. Жетекчилик тарабынан финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепцияларынын талаптарынын талаптагыдай сакталышы аудитор тарабынан алынган ишкананын ишмердүүлүгү жана анын чейрөсү жөнүндө түшүнүгүн эске алуу менен белгиленет. Мисалы, бизнести бириткирүүнүн натыйжасында алынган материалдык эмес активдер сыйктуу айрым беренеслердин адилет наркын баалоо ишкананын жана анын операциялык ишмердүүлүгүнүн өзгөчөлүктөрүнөн таасир эткен айрым аспекттерди изилдөөнү камтышы мүмкүн.
- A55. Айрым учурларда, жетекчилик тарабынан колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепцияларынын талаптарынын талаптагыдай сакталышын ыраствоо үчүн аудитор тарабынан активдин учурдагы физикалык абалын текшерүү сыйктуу кошумча аудитордук жол-жоболордун аткарышы талап кылышы мүмкүн.
- A56. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарынын сакталышы жетекчиликтен ишканага таасир этүүчү шарттардын же жагдайлардын өзгөрүшүн эске алууну талап кылат. Мисалы, активдердин же милдеттөнмелердин конкреттүү түрү үчүн активдүү рыноктун пайда болушу алардын адилет наркын баалоо үчүн дисконттолгон акча каражаттарынын агымы методун колдонуу мындан ары мақсатка ылайыктуу эмес.

Методдордун карама-каришылыксыздыгы жана аларды өзгөртүүнүн негиздери (12(b)-пунктту караңыз)

- A57. Аудитор тарабынан өткөн мезгилге салыштырмалуу тигил же бул баалануучу маанилерде же аны эсептөө методунда өзгөрүүлөрдү изилдөө

олуттуу мааниге ээ, анткени өзгөргөн жагдайларга же жаңы маалыматка негизделбegen өзгөртүү субъективдүү болуп саналат. Баалануучу маанилердеги субъективдүү өзгөрүүлөр убакыттын отушу менен финанссылык отчеттуулукка карама-каршылыктарга алыш келет жана бурмaloолордун себеби же жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулугунун белгиси болушу мүмкүн.

- A58. Көп учурларда жетекчилик мурунку мезгилдин өзгөрүшүнө салыштырып баалануучу маанилердеги өзгөрүүлөрдүн себептерин же аларды эсептөө ыкмаларын негиздей алат. Баалануучу маанилердин жана аны эсептөө ыкмасынын өзгөрүшүнө алыш келген жагдайлардын өзгөрүшү жөнүндө жетекчиликтин пикири бекемдеген өзгөртүүнүн себептеринин негиздүүлүгү жана документтердин жетиштүүлүгү ой жүгүртүүлөрдүн негизинде бааланат.

*Олуттуу бурмaloонун бааланган тобокелдиктерине жооп иретинде чаралар
(13-пунктту караңыз)*

- A59. Аудитор төмөнкү факторлорду эске алыш, олуттуу бурмaloо тобокелдиктерине (өзүнчө да, жалпысынан да) жооп иретинде 13-пунктта караплан иш-аракеттерди тандоо жөнүндө чечим кабыл алат:
- баалануучу маанилердин мүнөзү, анын ичинде ал күнүмдүк же типтүү эмес операцияларга тиешелүүбү;
 - аудитордун жол-жобонун (жол-жоболордун) аткарылышынын жыйынтыгы боюнча жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу мүмкүнчүлүгү;
 - олуттуу бурмaloолордун бааланган тобокелдиги, анын ичинде мындай бааланган тобокелдик олуттуубу.
- A60. Мисалы, күмөндүү карыздар боюнча резервдин суммасынын жетиштүүлүгүн баалоодо башка жол-жоболор менен бирге кийин өндүрүлгөн акча каражаттарын текшерүү натыйжалуу аудитордук жол-жобо болушу мүмкүн. Баалануучу маанилердин айкын эместиk даражасы жогору болгон учурларда, мисалы, баалануучу маанилер ишкананын өзүнүн моделин жана байкоого алынбаган баштапкы параметрлерин колдонуп эсептелгенде, жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу учун бааланган тобокелдиктерге жооп иретинде дароо бир нече чараларды көрүү талап кылынат (13-пунктту караңыз).
- A61. Ар бир чара ылайыктуу болгон кошумча жагдайлар A62–A95-пункттарда түшүндүрүлөт.

Аудитордук корутундуунун күнүнө чейинки окуялар (13(а)-пунктту караңыз)

- A62. Аудитордук корутундуунун күнүнө чейинки окуялар баалануучу маанилерде аудитордук далилдерди камсыз кыларын аныктоо натыйжалуу жооп болушу мүмкүн, эгерде мындай окуялар төмөнкүдөй күтүлсө:
- болуп өтөт;
 - баалануучу маанилерди ырастаган же жокко чыгарган аудитордук далилдер менен камсыздайт.
- A63. Аудитордук корутундуунун күнүнө чейинки окуялар, кээ бир учурларда, баалануучу маанилер боюнча жетиштүү аудитордук далилдерди бере алат. Мисалы, мезгил аяктагандан кийин дароо эле эскирген продукциянын бардык запастарын сатуу жана мындай запастарды сатуунун болжолдуу таза наркы жөнүндө аудитордук далилдерди бере алат. Мындай учурларда, тиешелүү окуяларга жетиштүү жана талаптагыдай далилдер алынган болсо, кошумча аудитордук жол-жоболорду жүргүзүү зарылчылыгы келип чыгышы мүмкүн эмес.
- A64. Башка учурларда, аудитордук корутундуунун күнүнө чейин болуп өткөн окуялар баалануучу маанилерге аудитордук далилдерди бере албайт. Мисалы, баалануучу маанилердин өзүнө тиешелүү болгон шарттары же окуялары узак убакыт бою өнүгтөт. Мындан тышкары, адилет наркты баалоонун максатын эске алуу менен, мезгил аяктагандан кийин алынуучу маалымат баланстык күнгө карата болгон окуяларды же жагдайларды чагылдырбашы жана адилет наркты баалоодо колдонууга ылайыксыз болушу мүмкүн. Маанилүү бурмалоо тобокелдиктерин жоую учун аудитор жасай турган башка чаralар 13-пунктту келтирилген.
- A65. Кээ бир учурларда, баалануучу маанилерди жокко чыгарган окуялар жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөөдө жана баалоодо натыйжасыз процессти же жетекчиликтин бир жактуулугун көрсөтүшү мүмкүн.
- A66. Аудитор конкреттүү баалануучу маанилерди колдонбоону чечсе дагы, АЭС 560¹⁶ нын талаптарын сактоого милдеттүү. Аудитор финанссылык отчеттуулуктун күнү менен аудитордук корутундуунун күнүнүн ортосундагы мезгилде болуп өткөн жана финанссылык отчеттуулукка түзөтүүнү киргизүүнү же анда маалыматты ачып көрсөтүүнү талап кылган бардык окуялар табылгандыгынын¹⁷ жана финанссылык отчеттуулукта тиешелүү түрдө чагылдырылгандыгынын¹⁸ жетиштүү жана

¹⁶ АЭС 560 «Отчеттүк күндин кийинки окуялар»

¹⁷ АЭС 560, 6-пункт.

¹⁸ АЭС 560, 8-пункт

талаптагыдай аудитордук далилдерин алуу максатында аудитордук жол-жоболорду аткарууга милдеттүү. Адилет нарктын баалануучу маанилеринен башка көптөгөн баалануучу маанилер адатта, келечектеги шарттардын, операциялардын же окуялардын натыйжасынан (келип чыгышынан) көз каранды болгондуктан, аудитор өз ишинде АЭС 560тын талаптарын сактاشы өзгөчө мааниге ээ.

Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү

A67. Эгерде бухгалтердик баланстык күн менен аудитордук корутундуунун күнүнүн ортосунда көбүрөөк убакыт өтсө, анда ошол мезгилдеги окуяларды талдоо адилет нарктын баалануучу маанилеринен башка баалануучу маанилердин натыйжалуу каражаты боло алат. Мындай жагдай жетекчи болуп менчик ээлери эсептелген чакан ишканалар үчүн мүнөздүү, өзгөчө анда баалануучу маанилерди эсептөө үчүн контролдоонун расмий жол-жоболору жок болсо.

Жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөө тартибин текшерүү (13(b)-пунктту караңыз)

A68. Эгерде баалануучу маанилер байкоо жүргүзүлүүчү жана байкоо жүргүзүлбөөчү баштапкы параметрлерди колдонгон моделдин жардамы менен эсептелген адилет наркын баалоону билдирсе, ал жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди жана баалануучу маанилердин негизинде алынган маалыматтарды тестиirlөө процесси натыйжалуу каражат болот. Тестиirlөө төмөнкү учурларда ылайыктуу болушу мүмкүн:

- баалануучу маанилер ишкананын бухгалтердик эсеп системасында маалыматтарды стандарттык иштеп чыгуу жолу менен алынса;
- аудитор тарабынан жүргүзүлгөн мурунку мезгилдин финанссылык отчеттуулугунда ушундай баалануучу маанилердин талдоосу жетекчилик тарабынан учурдагы мезгилде колдонулган мындай маанилерди эсептөө процесси натыйжалуу болот эсептөөгө негиз берсе;
- баалануучу маанилер ар бири өз өзүнчө олуттуу болуп эсептөлбөген окшош беренелердин ири жалпы жыйындысын колдонуу менен эсептелсе.

A69. Жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөө процессин тестиirlөө төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:

- баалануучу маанилерди эсептөөгө негиз болгон маалыматтардын тактыгын, толуктугун жана жөндүүлүгүн жана мындай маалыматтар менен жетекчиликтин божомолдорун колдонуп эсептелген баалануучу маанилердин тууралыгын тестиirlөө;

- жетекчилик баалануучу маанилерди эсептөөдө көмөктөшүү үчүн тартылган тышки эксперттерден алынган маалымдарды же маалымматтарды кошкондо тышки маалымдардын же маалымматтардын булагын, жөндүүлүгүн жана ишенимдүүлүгүн эске алуу;
- анын ички карама-каршылыксыздыгына ынануу максатында баалануучу маанилерди кайра эсептөө жана ал жөнүндө маалымматтарды текшерүү;
- жетекчилик тарабынан баалоолорду текшерүү жана бекитүү процесстерин изилдөө

Чакан ишканалардын өзгөчөлүгү

A70. Ири ишканалардан айырмаланып, чакан ишканаларда баалануучу маанилерди эсептөө процесси азыраак түзүмдөштүрүлгөн. Ишине жетекчилик жигердүү катышкан чакан ишканаларда бухгалтердик эсеп жол-жоболорунун жана татаал бухгалтердик жазулардын же жазуу саясатынын кенен баяндалышы болбошу мүмкүн. Бирок процесс расмий денгээлде бекитилбесе дагы, ал ишкананын жетекчилиги баалануучу маанилерди текшерүү үчүн аудиторго негизги маалыматтарды бере албайт дегенди билдирбейт.

Баалоо методун талдоо (13(b)(i)-пунктун караңыз)

A71. Финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы баалануучу маанилерди эсептөөнүн кандайдыр бир конкреттүү методун белгилебесе, колдонулган методдун, анын ичинде колдонулган ар кандай моделдин ылайыктуулугүн жана негиздүүлүгүн баалоо түзүлгөн кырдаалда кесипкөй ой жүгүртүүнүн предмети болуп саналат.

A72. Аудитор мындей баалоонун алкагында карай ала турган маселелерге төмөнкүлөр кирет:

- жетекчиликтин тандаган баалоо методу негиздүү болуп саналабы;
- бул методду тандоодо, жетекчилик финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулган концепциясында караган критерийлерди (эгерде бар болсо) жетиштүү даражада изилдегенби жана толук көлөмдө сактаганбы;
- тандалган метод бааланып жаткан активдин же милдеттенменин мүнөзү ошондой эле баалануучу маанилерге тиешелүү финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясынын талаптарынан алып караганда ылайыктуу жана негиздүү болуп саналабы;

- тандалган метод ишкананын ишмердүүлүгүнүн түрү, тармагы жана чөйрөсү боюнча ылайыктуу жана негиздүү болуп саналабы.
- A73. Айрым учурларда, жетекчилик ар түрдүү ыкмаларды колдонуу олуттуу ар кандай баалоого алып келиши ыктымал деген тыянакка келиши мүмкүн. Мындай учурларда, ишкана мындай айырмачылыктардын себептерин кандайча иликтегенин изилдөө аудиторго тандалган методдун ылайыктуулугун жана негиздүүлүгүн баалоого жардам берет.

Моделдерди колдонууну баалоо

- A74. Айрым учурларда, айрыкча адилет наркты эсептөөдө жетекчилик моделди колдоно алат. Мындай жагдайларда колдонулган моделдин ылайыктуулугу жана негиздүүлүгү мисалы, ишкананын ишмердүүлүгүнүн жана анын чөйрөсүнүн спецификасы сыйктуу бир катар факторлордон, ошондой эле ал иштеген тармактан жана бааланып жаткан активдин же милдеттенменин өзгөчөлүктөрүнө көз каранды болушу мүмкүн.
- A75. Төмөнде саналып өткөн факторлордун олуттуулук даражасы милдеттенмелерге, анын ичинде ишкана, конкреттүү сектордо же тармакта пайдаланылган моделди же өзү иштеп чыккан моделди колдонооруна көз каранды болот. Кээ бир учурларда, моделди иштеп чыгуу жана тестиirlөө үчүн ишкана эксперти тарта алат.
- A76. Жагдайларга жарааша моделди тестиirlөө процессинде аудитор бир катар маселелерди да карап чыгышы мүмкүн:
- модель багытына ылайыктуулугун текшерүү үчүн моделди колдоноордун алдында текшерилеби, мезгил-мезгили менен текшерүүлөр аткарылабы. Колдонулушунун негиздүүлүгүн ырастоо үчүн ишкана тарабынан моделди текшерүү процесси төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:
 - моделдин теориялык негиздүүлүгүн жана математикалык бүтүндүгүн, анын ичинде параметрлеринин негиздүүлүгүн;
 - моделдин баштапкы параметрлеринин толуктуугун жана алардын рыноктук практикага шайкештигин;
 - учурдагы операциялардын жыйынтыктарына салыштырмалуу моделди колдонуунун жыйынтыктарын;
 - өзгөртүүлөрдү контролдоонун талаптагыдай эрежеси жана жолжоболору барбы;
 - моделдин жарактуулугуна мезгил-мезгили менен текшерүү тууралоо жана тестиirlөө жүргүзүлөбү, өзгөчө колдонулган баштапкы параметрлер субъективдүү болсо;

- моделди пайдалануунун, анын ичинде адилет наркты баалоодо жыйынтыктары ондоп-түзөтүлөбү, мындай ондоп-түзөтүүлөр ушундай жагдайларда рыноктун катышуучулары колдоно турган божомолдорду чагылдырыбы;
- модель боюнча жетиштүү документтер, анын ичинде колдонулушу жана чектелиши, орчуундуу параметрлери, зарыл баштапкы параметрлери жана бардык жарактуулугунун аткарылган текшерүүлөрүнүн баяндашы барбы.

Жетекчилик тарабынан колдонулган божомолдор (13(b)(ii)-пунктту караңыз)

- A77. Аудитор жетекчилик тарабынан колдонулган божомолдорду текшерүү жүргүзүүдө аудитордун карамагында болгон маалыммattyн негизинде гана баалайт. Жетекчиликтин божомолдоруна карата аудитордук жол-жоболор ал божомолдор боюнча пикирин билдириүү максатында эмес, ишкананын финанссылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүү максатында аткарылат.
- A78. Жетекчилик колдонгон божомолдордун негиздүүлүгүн баалоодо аудитор изилдей ала турган маселелерге, төмөнкүлөр кирет:
- айрым божомолдордун негиздүүлүгү;
 - божомолдордун өз ара байланышы жана ички карама-каршылыксыздыгы;
 - конкреттүү баалануучу маанилерге же башка баалануучу маанилерге карата биргеликте кароодо же башка божомолдор менен айкалыштырып кароодо божомолдордун негиздүүлүгү;
 - адилет наркты баалоо үчүн жетекчиликтин божомолдору рыноктун катышуучуларынын байкалган божомолдорун чагылдыра алабы.
- A79. Баалануучу маанилер негизделген божомолдор конкреттүү максаттарга жетүү жана конкреттүү стратегияларды ишке ашыруунун натыйжалары боюнча жетекчиликтин күтүүлөрүн чагылдырыши мүмкүн. Мындай учурларда аудитор мындай божомолдордун негиздүүлүгүн баалоо жана божомолдор төмөнкү факторлор менен макулдашылаарын түшүнүү максатында аудитор жол-жоболорду аткара алат:
- Баалануучу маанилер негизделген божомолдор конкреттүү максаттарга жетүү жана конкреттүү стратегияларды ишке ашыруунун натыйжалары боюнча жетекчиликтин күтүүлөрүн чагылдырыши мүмкүн. Мындай учурларда аудитор мындай божомолдордун негиздүүлүгүн баалоо жана божомолдор төмөнкү факторлор менен макулдашылаарын түшүнүү максатында аудитор жол-жоболорду аткара алат:
 - ишкананын пландары;

**АДИЛЕТ НАРКТЫ БААЛООНУ ЖАНА ТИЕШЕЛҮҮ МААЛЫМАТТЫ АЧЫП
КӨРСӨТҮҮНУ КОШО АЛГАНДА БААЛАНУУЧУ МААНИЛЕРДИН АУДИТИ**

- мурунку мезгилдерде түзүлгөн божомолдор (эгер бар болсо);
 - мындай тарыхый маалымат келечек мезгилдердеги шарттарга же окуяларга карата репрезентативдүү катары эсептеле турган, ишкананын мурунку мезгилдердеги иш тажрыйбасы же шарттары;
 - жетекчилик тарабынан колдонулган жана финанссылык отчеттуулукка тиешелүү болгон башка божомолдор.
- A80. Колдонулган божомолдордун негиздүүлүгү жетекчиликтин ниетине жана анын иш-аракеттердин конкреттүү планын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө жараша болушу мүмкүн. Көпчүлүк учурларда жетекчилик тигил же бул конкреттүү активдер же милдеттенмелер менен байланышкан пландарды жана ниеттерди документ түрүндө тариздейт (мындай талаптар финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясында кайра караптышы мүмкүн). Жетекчиликтин иш-аракеттердин конкреттүү планын ишке ашыруу ниетине жана жөндөмдүүлүгүнө карата алынууга тийиш болгон аудитордук далилдердин көлөмү кесипкөй ой жүгүртүү предмети болсо дагы, аудитор ошого карабастан төмөнкү жол-жоболорду аткарышы мүмкүн:
- еткөн мезгилдердеги айтылган ниеттердин жыйнтыктарын жетекчиликтин ишке ашыруусу жана процессти изилдөө;
 - жазуу жүзүндө бекемделген пландарды жана башка документтерди, анын ичинде зарыл болсо расмий бекитилген бюджеттерди, уруксат документтерин же жыйналыштардын протоколдорун талдоо;
 - конкреттүү иш-чаралардын планын тандап алуунун себептерин түшүндүрүү үчүн жетекчиликке суроо-талап жөнөтүү;
 - финанссылык отчеттуулуктун күнүнөн кийин аудитордук корутундуунун күнүнө чейинки мезгилде болгон окуяларды талдоо;
 - учурдагы милдеттенмелеринин таасирин кошкондо иштеп жаткан экономикалык жагдайларда ишкананын иш-аракеттердин конкреттүү планын ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн баалоо.
- Ошону менен бирге кээ бир финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары тигил же бул баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчиликтин ниетин же пландарын эске алууга тыюу салышы мүмкүн. Мындай кырдаал көбүнчө адилет нарктын баалануучу маанилерине байланыштуу келип чыгат, анткени аларды эсептөөнүн максаты рыноктун катышуучулары колдонгон божомолдорду эске алууну карайт.
- A81. Жогоруда айтылган суроо-талаптардан тышкary, адилет нарктын баалануучу маанилерине негизделген жетекчилик тарабынан колдонулган

божомолдордун негиздүүлүгүн баалоод аудитор зарыл учурда төмөнкү аспектилерди изилдеши мүмкүн:

- эгер мүмкүн болсо, жетекчилик божомолдорду түзүүдө рыноктун баштапкы параметрлерин эске алдыбы жана эгер эске алган болсо, кантип;
- эгер мүмкүн болсо, жетекчилик божомолдорду түзүүдө рыноктун баштапкы параметрлерин эске алдыбы жана эгер эске алган болсо, кантип;
- рыноктун катышуучулары пайдаланган божомолдордун булактарын жөндүү жана ишенимдүү деп эсептөөгө болобу жана жетекчилик мындай божомолдор көп болгон учурда божомолдорду колдонууну кантип таңдап алат;
- эгер мүмкүн болсо, жетекчилик божомолдорду же салыштырылуучу бүтүмдөр, активдер же милдеттөнмелер жөнүндө маалыммatty изилдедиби, эгерде изилдесе кантип.

A82. Адилет нарктын баалануучу мааниси байкоо жүргүзүлгөн жана байкоо жүргүзүлбөгөн баштапкы параметрлерди пайдаланып эсептелиши мүмкүн. Эгерде адилет наркты баалоо байкоо жүргүзүлбөгөн баштапкы параметрлерди колдонуу менен эсептелген болсо аудитор жетекчилик төмөнкүлөрдү кантип ырастаарын изилдейт:

- баалануучу маанилерди эсептөө үчүн маанилүү болгон рыноктун катышуучуларынын мүнөздөмөлөрүн аныктоо кантип жүзөгө ашырылган;
- рыноктун катышуучулары колдонгон божомолдор бөйнчча өз пикирин билдириүү максатында жетекчилик өзүнүн божомолдоруна кандай өзгөртүүлөрдү киргизди;
- жетекчилик түзүлгөн жагдайларда анын карамагында болгон жакшы маалыматтарды эске алганбы;
- эгерде колдонулса, салыштырылуучу бүтүмдөр, активдер жана милдеттөнмелер жетекчиликтин божомолдорунда кандайча эсепке алынган.

Байкоо жүргүзүлбөгөн баштапкы параметрлер колдонулганда, божомолдордун жетиштүү талаптагыдай аудитордук далилдерин алуу үчүн бааланган тобокелдиктерге (13-пунктта сыппатталган) жооп иретиндеги башка чаралардын көрүлүшүн бириткирүү талап кылынат. Мындай учурларда аудиторго башка аудитордук жол-жоболорду, мисалы жетекчилик тарабынан тиешелүү денгээлдеги жана ылайыктуу болсо корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар тарабынан баалануучу маанилерди изилдөөнү жана бекитүүнү ырастаган документтерди текшерүү талап кылышы мүмкүн.

A83. Баалануучу маанилер негизделген божомолддордун негиздүүлүгүн баалоодо аудитор бир же бир нече олуттуу божомолдорду аныкташы мүмкүн, бул баалоонун айкын эмсестигинин жогорку даражасын, демек олуттуу тобокелдик бар экендигин көрсөтүшү мүмкүн. Олуттуу тобокелдиктерге жооп катары кошумча чаралар A102–A115-пункттарда келтирилген.

Контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун тестиirlөө (13(с)-пунктту караңыз)

A84. Жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөө үчүн контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун тестиirlөө жетекчилик тарабынан иштелип чыгуу, ишке ашыруу жана колдоо процесси тийиштүү денгээлде жургүзүлсө натыйжалуу жооп иретинdegи чарасы болушу мүмкүн, мисалы:

- жетекчилик тарабынан жана ылайыктуу болсо корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар тарабынан баалануучу маанилерди изилдөө жана бекитүү үчүн контролдоо каражаттары болсо;
- баалануучу маанилер ишкананын бухгалтердик эсеп системасында маалыматтарды стандарттык иштеп чыгуу жолу менен алынса.

A85. Контролдоо каражаттарынын операциялык натыйжалуулугун тестиirlөө төмөнкү учурларда талап кылышат:

- (a) олуттуу бурмалоо тобокелдиктерине аудитордук баалоо обөлгөлөрдүн денгээлинде процессти контролдоо каражаттарынын натыйжалуу иштешин күтүүнү чагылдырганда; же
- (b) маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жоболору өзүнөн өзү обөлгөлөрдүн денгээлинде жетиштүү жана талантагыдай аудитордук далилдерди камсыз кылбаганда.¹⁹

Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү

A86. Чакан ишканаларда тигил же бул баалануучу маанилерди эсептөө процессине контролдоо каражаттары болушу мүмкүн, бирок аларды колдонуунун формалдуу тартиби ар түрдүү. Мындан тышкary, чакан ишканаларда финансыйк отчеттуулукту даярдоо процессине жетекчиликтин активдүү катышуусуна байланыштуу контролдун айрым түрлөрүн жоо тууралуу чечими кабыл алыныши мүмкүн. Өтө чон эмес ишканаларда аудитор өте аз сандагы контролдоо каражаттарын белгилей алат. Ушул себептен бааланган тобокелдиктерге жооп катары аудитордук

¹⁹ АЭС 330, 8-пункт.

жол-жоболор маани-маңызы боюнча текшерүү жол-жобосунун мүнөзүндө болушу мүмкүн жана аудитор 13-пунктта саналып өткөн бир же бир нече башка жооп иретиндеи чараларды көрөт.

Так баалоону же баалардын диапазонун эсептөө (13(d)-пункту караңыз)

A87. Жетекчиликтин так баалоосун текшерүү үчүн так баалоону же баалардын диапазонун эсептөө төмөнкү учурларда тобокелдикке натыйжалуу жооп болушу мүмкүн:

- баалануучу маанилер ишкананын бухгалтердик эсеп системасындағы маалыматтарды стандарттуу иштеп чыгуудан айырмаланган жол менен эсептеле .
- аудитор тарабынан жүргүзүлгөн мурунку мезгилдеги финанссылык отчеттордогу оқшош баалануучу маанилерге талдоосу учурдагы мезгилде жетекчилик тарабынан колдонулган мындай маанилерди эсептөө процесси натыйжалуу болуп саналбайт деп эсептөөгө негиз берсе;
- жетекчилик тарабынан баалануучу маанилерди эсептөө процессине ишкананын контролдоо каражаттары жетиштүү иштелип чыкпаса же натыйжасыз колдонулса;
- мезгил аяктаган күн менен аудитордук корутундуунун күнүнүн ортосунда болуп өткөн окуялар же жүргүзүлгөн операциялар жетекчиликтин так баалоосун жокко чыгара алат;
- аудитордун альтернативдүү булактарды колдонуу, алардан алынган маалыматтарды так баалоону же баалардын диапазонун эсептөө үчүн колдонуу мүмкүнчүлүгү бар.

A88. Ишкана тарабынан колдонулган контролдоо каражаттары жакшы иштелип чыкса жана натыйжалуу колдонулса дагы, так баалоонун же баалардын диапазонунун эсеби бааланган тобокелдиктерге жооп иретинде натыйжалуу чара болушу мүмкүн. Башка учурларда, аудитор андан аркы жол-жоболорду аткаруунун зарылдыгын, эгерде мындай зарылдык белгиленсе, алардын мунөзүн жана көлөмүн аныктоо үчүн мындай ыкманын колдонулушун карашы мүмкүн.

A89. Так баалоону же баалардын диапазонун эсептөө үчүн аудитор колдонгон ыкма түзүлгөн жагдайларда кайсы варианты эң ылайыктуу деп эсептегенине жараша айырмаланышы мүмкүн. Мисалы, аудитор жетекчиликтин так баалоосун текшерүү үчүн диапазонду тактоо максатында адегенде алдын ала так баалоону эсептеп чыгып, андан соң божомолдордогу өзгөрүүлөргө сезгичтигин баалай алат. Же болбосо, аудитор, эгерде мүмкүн болсо, так баалоону аныктоо үчүн баалоонун диапазонун эсептөөдөн баштаса болот.

- A90. Баалоолордун диапазонун эсептөөдөн айырмаланып, аудитордун так баалоону эсептөө жөндөмү бир нече факторлорго, анын ичинде колдонулган моделге, аудитордун карамагындағы маалыматтардын мүнөзүнө, көлөмүнө жана баалануучу маанилердин айкын эместигиге көз каранды. Мындан тышкary, так баалоону же баалардын диапазонун эсептөө жөнүндө чечим финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулган концепциясынын талаптарына көз каранды болушу мүмкүн, алтернативалуу жыйынтыктарды жана божомолдорду изилдегендөн кийин пайдалануу үчүн конкреттүү так баалоону же конкреттүү баалоо методун (мисалы, ыктымалдуулукту эске алып дисконттолгон күтүлгөн көлөмдү колдонуу) белгилеши мүмкүн.
- A91. Аудитор так баалоону жана баалардын диапазонун бир нече ыкмалар менен эсептей алат, мисалы:
- моделдерди колдонуп, мисалы, конкреттүү бир сектордо же конкреттүү бир тармакта кенири колдонулган моделди, же ишкананын өзүн же аудитор иштеп чыккан моделди;
 - жетекчилик тарабынан жүргүзүлгөн алтернативдүү божомолдордун же натыйжалардын талдоосун андан ары иштеп чыгуу аркылуу, мисалы, божомолдордун башка топтомун колдонуунун эсебинен;
 - моделди иштеп чыгууга же колдонууга же тиешелүү божомолдорду түзүүгө экспертти жалдоо же тартуу аркылуу;
 - башка салыштырылуучу шарттарды, операцияларды жана окуяларды, же зарыл болсо, салыштырылуучу активдердин же милдеттөмөлөрдин рынокторун колдонуу менен.

Жетекчилик тарабынан колдонулган божомолдор же методдор жөнүндө түшүнүк алуу (13 (d)(i)-пункттун караңыз).

- A92. Эгерде аудитор жетекчилик тарабынан колдонулгандан айырмаланган божомолдорду же методду колдонуп так баалоону же баалоонун диапазонун эсептесе, 13(d)(i)-пунктунун талаптарына ылайык, ал баалануучу маанилерди эсептөө үчүн жетекчилик тарабынан колдонулган божомолдор же метод жөнүндө жетиштүү түшүнүк алууга милдеттүү. Бул аудиторго тиешелүү так баалоону же баалардын диапазонун эсептөө үчүн керек болгон маалымат алууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкary, ал аудиторго жетекчиликтин так баалоосунан олуттуу айырмачылыктарын түшүнүүгө жана баалоого жардам берет. Айырмачылыктын себеби аудитордун жетекчилик тарабынан колдонулгандан айырмаланган, бирок, бирдей даражадагы божомолдордун колдонулушу болушу мүмкүн. Бул баалануучу маанилердин конкреттүү божомолдорго карата жогорку сезгичтегин, демек, мындаай баалануучу маанилер менен байланышкан олуттуу тобокелдиктиң болушу мүмкүн экендигин көрсөтүү менен,

баалоонун айкын эместигинин жогорку даражасын ырасташи мүмкүн. Айырмачылыктын дагы бир себеби жетекчилик тарабынан жол берилген иш жузүндөгү катасы болушу мүмкүн. Жагдайларга жарааша, тыянактарды даярдоодо аудитор жетекчилик менен колдонулган божомолдордун негизин жана алардын жарактуулугун, ошондой эле, (эгерде бар болсо), баалануучу маанилерди эсептөөдөгү мамиленин айырмасын талкуулоо тууралуу чечим кабыл алышы мүмкүн..

Баалардын диапазонунун кичирейиши (13 (d)(ii)-пунктун караңыз).

- A93. Эгерде аудитор жетекчиликтин так баалоосунун негиздүүлүгүн (диапазондун аудитордук баалоосу) ыраствоо үчүн баалоолордун диапазонун колдонуу максатка ылайыктуу деген тыянакка келсе, 13(d)(ii)-пунктуна ылайык бардык мүмкүн болгон жыйынтыктарды эмес, бардык негизделгендерди камтыши керек деген тыянакка келет. Аудиттин максаттары үчүн жарактуу болушу үчүн баалардын диапазону бардык мүмкүн болгон натыйжаларды камтыбашы керек, себеби бул учурда өтө кенири болуп калат. Диапазондун аудитордук баалоосу, эгерде диапазон аудиторго баалануучу маанилер бурмалангандыгы жөнүндө тыянак чыгарууга мүмкүндүк бере тургандай кичирээк болсо, пайдалуу жана натыйжалуу болот.
- A94. Адатта, баалоо диапазону ишмердүүлүктүн натыйжалуулугу үчүн маанилүүлүк босогосuna чейин же андан төмөн болушу жетекчиликтин так баалоосунун негиздүүлүгүн баалоо үчүн жетиштүү болуп саналат. Бирок, баалоо диапазонун аудитордук жол-жоболорду аткаруу үчүн маанилүүлүк босогосунан төмөн болгон мааниге чейин кыскартуу кээ бир тармактар үчүн мүмкүн эмес болушу ыктымал. Бул сөзсүз түрдө баалануучу маанилерди таанууга тоскоол болбойт, бирок баалануучу маанилерге мүнөздүү болгон аныкталбаган олуттуу тобокелдиктин болушу мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Маанилүү тобокелдиктерге жооп иретиндеги кошумча чараплар A102–A115-пункттарында келтирилген.
- A95. Диапазондун бардык жыйынтыктары негиздүү деп эсептелген деңгээлге чейин баалоо диапазонун кыскартуу төмөнкүлөрдүн эсебинен болушу мүмкүн:
- (a) баалоо диапазонунан анын четки чекиттеринде турган аудитордун пикири боюнча ыктымалдуулугу төмөн болуп саналган жыйынтыктарды алып салуу; жана
 - (b) баалоо диапазонун болгон аудитордук далилдердин негизинде аудитордун пикири боюнча диапазондогу бардык жыйынтыктарын негиздүү деп эсептеле турган деңгээлге чейин кыскартууну улантуу. Кээ бир сейрек учурларда, аудитор баалардын диапазонун аудитордук далил так баалоо алынгандыгын көрсөткөнгө чейин кыскартса алат.

*Атайын билимге же жөндөмдөргө ээ адамдарды тартуу керектигин талдоо
(14-пункту караңыз).*

- A96. Аудитор аудитти пландап жатып аудитордук тапшырманы аткаруу үчүн зарыл болгон ресурстардын мүнөзүн, тартуу мөөнөтүн жана көлөмүн аныкташы керек²⁰. Зарыл болгон учурда пландоо процессине атайын билими жана жөндөмдөрү бар адамдарды тартууга болот. Мындан тышкary, АЭС 220²¹ ылайык тапшырманын жетекчиси аудитордук топ жана аудитордук топтун курамына кирбеген аудиторлордун бардык тышкы эксперттери аудитордук тапшырманы аткаруу үчүн талап кылышкан квалификацияга жана жөндөмгө ээ экендигин ыраствоого тийиш. Баалануучу маанилердин аудитинин жүрүшүндө аудитор өзүнүн тажрыйбасына жана тапшырманын жагдайларына таянып, баалануучу маанилердин бир же бир нече аспектилерин талдоого атайын билими же жөндөмдөрү бар адамды (адамдарды) тартуу керектигин аныктай алат.
- A97. Атайын билими же жөндөмдөрү бар адамдарды тартуу боюнча аудитордун чечимине төмөнкүдөй факторлор таасир этиши мүмкүн:
- ишмердүүлүктүүн белгилүү бир тармагындағы базалык активдин, милдеттенменин же жеке капиталдын компонентинин мүнөзү (мисалы, пайдалуу кендер, айыл чарба активдери, татаал финанссылык инструменттер);
 - баалоонун айкын эместигинин жогорку даражасы;
 - татаал эсептөөлөрдү жүргүзүү же моделдерди колдонуу, мисалы байкоо жүргүзүлүүчү рынок жок болгон учурда адилет наркты баалоодо;
 - баалануучу маанилерди эсептөө үчүн колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары, анын ичинде ар кандай чечмелөөлөр бар же колдонуу практикасы карама-каршы же онүгүп жаткан аймактардын болушу;
 - аудитор бааланган тобокелдиктерге жооп катары аткарууга ниеттенген жол-жоболор.
- A98. Көпчүлүк баалануучу маанилер үчүн айкын эмesticк мүнөздүү болгондор үчүн дагы, атайын билими же жөндөмдөрү бар адамдарды тартуу зарылдыгы келип чыгышы ыктымалдыгы өтө элэ аз. Мисалы, аудиторго күмөндүү карыздар боюнча резервди баалоо үчүн мындей адамдын кызматын талап кылышы күмөн.

²⁰ АЭС 300 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитин пландаштыруу», 8(е)-пункт

²¹ АЭС 220 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитинде сапатты контролдоо», 14-пункт

- A99. Ошону менен бирге аудитор бухгалтердик эсептин же аудиттин алкагынан тышкary маселелерди изилдөө үчүн талап кылышкан атайын билимге же жөндөмгө ээ болбошу жана ага экспертигин жардамы керек болушу мүмкүн. Аудитордун экспертии жалдоо зарылдыгын аныктоодо аткарыла турган талаптар жана көрсөтмөлөр, ошондой эле тышкы экспертидердин кызматтарын пайдаланууда аудитордун жоопкерчилиги АЭС 620²² келтирилген.
- A100. Мындан тышкary, айрым учурларда аудитор бухгалтердик эсептин же аудиттин конкреттүү багыттары боюнча атайын билими же жөндөмдөрү бар адамды жалдоо же тартуу зарыл деген тыянак чыгарышы мүмкүн. Мынтай билимдери жана жөндөмдөрү бар адамдар аудитордук уюмдардын штаттык кызматкерлери болушу мүмкүн же аудитордук уюмга тышкы жак болгон уюмдан чакырылууга тийиш. Мынтай адамдар тапшырманын алкагында аудитордук жол-жоболорду аткарса, алар аудитордук топтун курамына кирет жана ага байланыштуу аларга АЭС 220нын талаптары коюлат.
- A101. Аудитор эксперт же атайын билими жана жөндөмдөрү бар башка адамдар менен иш тажрыйбасына таянып, алардын иши аудиттин максатында ылайык келерин ынануу үчүн мынтай адамдар менен колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепцияларынын талаптарын талкуулоо керек деген тыянак чыгарышы мүмкүн..

**Олуттуу Тобокелдиктерге жооп катары маани-маңызы боюнча
текшерүүнүн кийинки жол-жоболору (15-пункттуу караңыз)**

- A102. маанилерге аудит жүргүзүүдө маани-маңызы боюнча текшерүүнүн кошумча жол-жоболору төмөнкү факторлорду талдоого багытталган:
- (a) жетекчилик айкын эместикин баалануучу маанилерге жана анын финанссылык отчеттуулукта баалануучу маанилерди таануунун укук ченемдүүлүгүнө таасир этишин кантип баалаган; жана
 - (b) баалануучу маанилер менен байланышкан маалыматты ачып көрсөтүүнүн жетиштүүлүгү.

Баалоонун айын эместиги

Жетекчилик тарабынан баалоонун айын эместигин талдоо (15(a)-пункттуу караңыз)

- A103. Жагдайга жарааша жетекчилик ар кандай методдорду колдонуп альтернативдүү божомолдорду же баалануучу маанилердин жыйынтыгын баалай алат. Жетекчилик колдоно ала турган методдордун бири болуп

²² АЭС 620 «Аудитордун экспертиинин ишин пайдалануу»

сезгичтики талдоо эсептөлөт. Бул метод баалануучу маанилердин акчалай көлөмү ар кандай божомолдорду колдонууда кандай өзгөрөүн аныктоону карайт. Рыноктун ар түрдүү катышуучулары ар кандай божомолдорду колдонгондуктан адилет наркы боюнча аныктаалган баалануучу маанилер үчүн да өзгөртүүлөр болушу мүмкүн. Сезгичтигин талдоонун жыйынтыгы боюнча жыйынтыгынын бир катар сценарийлерин даярдоого болот – «пессимисттик» жана «оптимисттик», кээде «жетекчилик тарабынан эсептөлген натыйжалардын диапазону» деп аталаат.

- A104. Сезгичтигин талдоонун натыйжасы баалануучу маанилер конкреттүү божомолдордун өзгөрүшүнө дуушар эместигин көрсөтүшү мүмкүн. Бирок ал баалануучу маанилердин бир же бир нече божомолдордун өзгөрүшүнө дуушар болорун көрсөтө алат, аудитор буга өзгөчө көнүл бурушу керек.
- A105. Бул баалоонун айкын эместигин азайтуунун кайсы бир методу (мисалы, сезгичтигин талдоо) кандайдыр бир башкасына салыштырмалуу артыкчылыктуу болоорун же жетекчилик тарабынан жүргүзүлгөн альтернативдүү божомолдордун же жыйынтыктардын талдоосу кенири жана көп сандагы документтер менен бекемделиши керек дегенди билдирибейт. Бул жерде жетекчилик баалоонун конкреттүү ыкмасына эмес, маанилүү баалануучу маанилерге айкын эместиик таасир эткенин аныктоосу айтылып жатат. Демек, жетекчилик альтернативдүү божомолдорду же натыйжаларды изилдебеген учурларда, аудитор жетекчилик менен баалануучу маанилердин тийгизген таасириң кантип баалаганын талкуулаганы тууралуу жетекчиликтен ырастоочу документтерге жана далилдерге суроо-талап кылышат.

Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү

- A106. Чакан ишканалар баалоонун айкын эместигин талдоо үчүн жөнөкөй каражаттарды колдоно альшат. Колдогу документтерди талдоодон тышкары, аудитор жетекчилик тарабынан альтернативдүү божомолдорду же натыйжаларды изилдөөнүн башка аудитордук далилдерин ала алат, ал үчүн жетекчиликтө тийиштүү суроо-талап жибере алат. Мындан тышкары, жетекчиликтө альтернативдүү натыйжаларды изилдөө же баалануучу маанилерди алуудагы айкын эместики азайтуунун башка ыкмасын колдонуу үчүн зарыл болгон тажрыйба жетишсиз болушу мүмкүн. Мындай учурларда аудитор жетекчиликтө альтернативдүү божомолдорду же натыйжаларды изилдөө процессин, ал колдоно ала турган методдорду жана бул процесстин документталдык тариздөө тартибин түшүндүрө алат. Ошону менен биргэ жогоруда айтылгандар финанссылык отчеттүүлүккүтө даярдоодо жетекчиликтин жоопкерчилигин эч кандай өзгөртө албастыгын эстен чыгарбоо керек.

Олуттуу божомолдор (15(b)-пункттуу караңыз)

A107. Баалануучу маанилер эсептөө үчүн колдонулган божомолдор эгерде мындай божомолдордун ақылга сыйярлык өзгөрүүсү баалануучу маанилердин эсебине олуттуу таасир этсе, олуттуу деп эсептелинет.

A108. Жетекчинин өз тажрыйбасынын негизинде жасалган олуттуу божомолдорду жетекчилик тарабынан дайыма жүргүзүлгөн стратегиялык талдоонун жана тобокелдиктерди башкаруу натыйжалары ырастай алат. Көбүнчө чакан ишканаларда байкалган стратегиялык талдоо жана тобокелдиктерди башкаруу процесстери расмий деңгээлде бескитилбесе дагы, аудитор жетекчиликке суроо-талаптарды жиберип, кызыктырган маселелерди талкуулап божомолдорду баалайт жана ошондой эле жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алууга багытталган башка аудитордук жол-жоболордуatkara алат.

A109. Жетекчилик тарабынан божомолдорду баалоо процессинде аудитор карай турган маселелер A77-A83-пунктарда саналган.

Жетекчиликтин компетенттүүлүгү жана ниети (15(c)-пункттуу караңыз)

A110. Аудитор карашы керек болгон жетекчиликтин божомолдоруна, ниетине жана компетенттүүлүгүнө тиешелүү маселелер A13 жана A80-пункттарында келтирилген.

Баалоо диапазонун эсептөө (16-пункттуу караңыз)

A111. Финансылык отчеттүүлүкту даярдоо процессинде жетекчилик айкын эместикин олуттуу тобокелдиктерге байланышкан баалануучу маанилерге таасири жетиштүү деп эсептеши мүмкүн. Бирок, көэ бир жагдайларда аудитор жетекчилик тарабынан көрүлгөн чаralар жетишсиз деген таянак чыгарышы мүмкүн. Мындай жагдайлар, аудитордун ой жүгүртүүсү боюнча, төмөнкүлөр болушу мүмкүн:

- баалоонун айкын эместикинин таасирин азайтуу үчүн жетекчилик тарабынан көрүлгөн чаralарга баа берүүдөн жетиштүү аудитордук далилдерди алуу мүмкүн эместиги;
- тигил же бул баалануучу маанилерге мүнөздүү болгон айкын эместикин даражасын андан ары изилдөө зарылчылыгы, мисалы, аудитор окшош жагдайлардагы окшош баалануучу маанилердин натыйжаларынын кенири диапазонун билгенде;
- башка аудитордук далилдерди алуу ыктымалдыгынын төмөндүгү, мисалы, аудитордун корутундусуна чейинки окуяларды иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча;
- баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчиликтин бир жактуулугунун белгилери;

A112. Белгиленген максаттар үчүн баалоонун диапазонун аныктоодо аудитор карашы керек болгон маселелер A87-A95-пункттарда каралган.

Таануу жана баалоо критерийлери

Финансылык отчеттуулукта баалануучу маанилерди таануу (17(a))-пункту караңыз)

A113. Тигил же бул баалануучу маанилер жетекчилик тарабынан финанссылык отчеттуулукта таанылган учурда, аудитор мындай баалануучу маанилерди эсептөө ыкмасы жетиштүү даражада ишенимдүү экендигин жана финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулган концепциясында каралган таануу критерийлерин канаттандырдын ырасташы керек.

A114. Таанылбаган баалануучу маанилерге карата аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулган концепциясында каралган таануу критерийлеринин иш жүзүндө аткарылышын камсыз кылууга милдеттүү. Баалануучу маанилер таанылбаса жана аудитор тааныбоо чечими негиздүү деген жыйынтыкка келсе да, финанссылык отчеттуулуктун эксперттүлөрүндө тиешелүү жагдайлар жөнүндө маалыматты ачып берүү зарылдыгы келип чыгышы мүмкүн. Бул колдонулганда аудитор баалануучу маанилер айкын эместикитин жогорку даражасы менен мунозделот жана АЭС 701²³ ылайык аудитордук корутундуда чагылдырыла турган аудиттин орчуундуу маселеси болот деп эсептеши мүмкүн, же аудитордун корутундусуна «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүн киргизүү зарыл деп эсептеши мүмкүн (АЭС 706 (кайра каралган)²⁴ Эгерде маселе орчуундуу аудитордук маселе катары аныкталса, АЭС 706 (кайра каралган)²⁵ аудиторго аны аудитордук корутундуда «Маанилүү жагдайлар» бөлүмүнө киргизүүгө тыюу салат.

Баалануучу маанилерди эсептөөнүн негизи (17(b))-пункту караңыз)

A115. Адилет нарктын баалануучу маанисине карата кээ бир финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясы адилет наркты ишенимдүү аныкталышы адилет наркты жүргүзүү талаптары же уруксат берүү жана тийиштүү маалыматтарды ачып көрсөтүү милдеттүү шарт экенин билдирет. Айрым учурларда, мисалы, баалануучу маанилерди эсептөөнүн ылайыктуу методу же негиз жок болгон учурда, бул жободон чёттөөгө болот. Мындай учурларда аудитор жетекчиликтин адилет наркты колдонууга тиешелүү болгон колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясында каралган жободон чёттеши мыйзам ченемдүү экендигине ынанышы керек.

²³ АЭС 701 «Аудитордук корутундууда аудиттин олуттуу маселелери жөнүндө маалымдоо».

²⁴ АЭС 706 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы «Маанилүү жагдайлар» жана «Башка маалыматтар» бөлүмдерүү»

²⁵ АЭС 706 (кайра каралган), 8(b)-пункт

**Баалануучу маанилердин негиздүүлүгүн аныктоо жана бурмaloолорду
табуу (18-пунктту караңыз)**

- A116. Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор баалануучу маанилер менен жетекчиликтин так баалоосунун ортосунда айырма бар экендиги жөнүндө тыянакка келиши мүмкүн. Эгерде аудитордук далилдер так баалоону ырастаса, аудитордун так баалоосу менен жетекчиликтин так баалоосунун ортосундагы айырмачылык бурмaloо болуп саналат. Эгерде аудитор диапазондун аудитордук баалоосу жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди берет деген тыянакка келсе, мындай далилдер диапазондун аудитордук баалоосунан тышкary турган жетекчиликтин баалоосун колдойбайт. Мындай учурларда бурмaloолордун көлөмү жетекчиликтин так баалоосу менен диапазондун аудитордук баалоосундагы эң жакын чекиттин ортосундагы айырмадан кем болбойт.
- A117. Эгерде жетекчилик ёткөн мезгилге салыштырмалуу жагдайлардын өзгөрүшү тууралуу жеке пикиринен улам баалануучу маанилерди же эсепке алуу ыкмасын өзгөртгесе, аудитор аудитордук далилдердин негизинде баалануучу маанилер жетекчилик тарабынан киргизилген субъективдүү өзгөртүүнүн натыйжасында же жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулугунун белгиси катары карайт (A124 – A125-пункттарды караңыз).
- A118. АЭС 450²⁶ аудитор тарабынан ондолбогон бурмaloолордун финанссылык отчеттуулукта тийгизген таасириин баалоо максатында бурмaloолорду кантип айырмaloо керектиги боюнча көрсөтмө келтирилет. Ак ниетсиз аракеттерден, ошондой эле катадан улам баалануучу маанилердин бурмaloолору төмөнкөлөрдүн натыйжасында келип чыгышы мүмкүн:
- шексиз (иш жүзүндөгү) бурмaloолордун;
 - аудитор негизсиз деп эсептеген баалануучу маанилер боюнча же эсеп саясатынын принциптерин тандоо же колдонуу аудитор ылайыксыз деп эсептеген жетекчиликтин ой жүгүртүүлөрүнөн келип чыккан пикир келишпестиктердин (ой жүгүртүүлөргө байланыштуу бурмaloолор);
 - аудитордун жалпы жыйындылардагы бурмaloолорго эң мыкты баалоо, мындай тандоолор түзүлгөн бардык жалпы жыйындыларга аудиттик тандоодо аныкталган бурмaloолорду болжолдоону кошкондо (болжолдонгон бурмaloо).

Кээ бир учурларда, баалануучу маанилер менен байланышкан бурмaloо сыппатталган жагдайлардын жыйынды таасириинин натыйжасында келип

²⁶ АЭС 450 «Аудиттин жүрүшүндө аныкталган бурмaloолорду баалоо”

чыгышы мүмкүн, бул мындай бурмалоолордун ар бирин аныктоону кыйындатат же мүмкүн эместигин билдириет.

A119. Баалануучу маанилердин негиздүүлүгүн жана финанссылык отчеттуулукта чагылдырылган аны менен байланышкан маалыматтарды талдоо колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепцияларынын талаптарына ылайык, ошондой эле ыктыярдуу тартипте дагы, жалпысынан финанссылык отчеттуулукта таанылган баалануучу маанилердин аудит процессинде каралган аспекттерди камтыйт.

Баалануучу маанилер менен байланышкан маалыматтарды ачып көрсөтүү

Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарына ылайык маалыматтарды ачып көрсөтүү (19-пунктту караныз)

A120. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепцияларынын талаптарына ылайык финанссылык отчеттуулуктун берилиши маанилүү маселелер боюнча маалыматтын жетиштүү көлөмүнүн ачып көрсөтүлүшүн билдириет. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы баалануучу маанилер менен байланышкан маалыматтардын ачып көрсөтүлүшүнө жол бириши мүмкүн, мында айрым ишканалар жеке демилгеси боюнча финанссылык отчеттуулуктун эскертуулурундегү төмөндөгүдөй кошумча маалыматтарды ачып көрсөтөт:

- колдонулган божомолдор жөнүндө маалымат;
- колдонулган баалоо методу, анын ичинде ар кандай колдонулган модель жөнүндө маалымат;
- баалоо методун тандоонун негиздемеси;
- өткөн мезгилге салыштырмалуу баалоо методуна ар кандай өзгөрүүлөрдүн таасири;
- баалоонунун айын эместигинин булактары жана кесептеттери.

Мындай маалымат финанссылык отчеттуулуктун колдонуучулары учун анда таанылган же ачып көрсөтүлгөн баалануучу маанилерди түшүнүү учун маанилүү болуп саналат, ал учун ачып көрсөтүлгөн маалымат колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын талаптарына шайкеш келгендигине жетиштүү жана талаптагыдай аудитордук далилдерди алуу керек.

A121. Кээ бир учурларда, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы баалоонун айын эместигине карата конкреттүү маалыматтарды ачып көрсөтүүнү талап кылышы мүмкүн. Мисалы, кээ бир финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары төмөнкүлөрдү белгилейт:

- активдердин жана милдеттөнмелердин баланстык наркын олуттуу ондоо зарылдыгы олуттуу тобокелдиктер менен байланышын өзөктүү божомолдор жана баалоонун айкын эместигинин башка булактарынын ачылыши. Мындай маалыматтар ачып көрсөтүлүшү керек бөлүмдөр «Баалоонун айкын эместигинин негизги булактары» же «Өтө маанилүү баалануучу маанилер» деп аталаши мүмкүн;
- мүмкүн болгон натыйжалардын диапазону жана аны аныктоодо колдонулган божомолдор жөнүндө маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү;
- ишкананын финанссылык абалы жана ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугу учун адилет наркынын баалануучу маанилеринин олуттуулугу жөнүндө маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү;
- сандык факторлор боюнча маалыматтарды ачып көрсөтүү, тобокелдикке дуушар болуу жана анын келип чыгышынын себептери, ишкананын максаты, тобокелдиктерди башкаруу саясаты жана жол-жоболору жана тобокелдиктерди баалоо методдору сыйктуу сапаттык факторлор жөнүндө маалыматтардын, ошондой эле өткөн мезгилге салыштырмалуу аталган факторлордогу ар кандай өзгөрүүлөр жөнүндө маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү;
- орчуундуу жетектөөчү персонал тарабынан ички булактардан алынган маалыматтарды, анын ичинде кредиттик тобокелдик, ликвиддүүлүк тобокелдиги жана рыноктук тобокелдик жөнүндө маалыматтарды пайдаланып ишкананын тобокелдикке дуушар болуу сыйктуу сандык факторлор жөнүндө маалыматтарды ачып көрсөтүү.

Олуттуу тобокелдиктерге байланыштуу болгон баалануучу маанилердин айкын эместиги тууралуу маалыматтарды ачып көрсөтүү (20-пункту караңыз)

A122. Олуттуу тобокелдиктерге байланыштуу болгон баалануучу маанилер боюнча эгерде маалымат финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарына ылайык ачып көрсөтүлгөн учурда да, аудитор түзүлгөн кырдаалда аныкталган фактларды эске алыш, баалоонун айкын эместиги маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү жетишсиз деген тыянак чыгарышы мүмкүн. Аудитор тарабынан баалоонун айкын эместиги жөнүндө ачып көрсөтүлгөн маалыматтын көлөмүнүн жетиштүүлүгүн баалоонун маанилүүлүгү олуттуулук көрсөткүчүнө жараша баалануучу маанилердин мүмкүн болуучу натыйжаларынын диапазонунун көңеийшине жараша жогорулашы мүмкүн. (A94-пункттагы түшүндүрмөнү караңыз.

А123. Кээ бир учурларда аудитор финанссылык отчеттуулуктун эскертуулөрүнде баалоонун айкын эместигине алыш келген жагдайларды сүрөттөп берүү өтүнүчү менен жетекчиликке кайрылууну максатка ылайыктуу деп эсептеши мүмкүн. Аудитордук корутундуда финанссылык отчеттуулукта жетекчилик тарабынан ачып көрсөтүлгөн маалымат жетишсиз же жаңылыш деген аудитордун пикирин чагылдырышы боюнча көрсөтмө АЭС 705²⁷ келтирилген.

Жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулук белгилери (21-пунктту караңыз)

А124. Аудитордук текшерүүнүн жүрүшүндө аудитор жетекчиликтин мүмкүн болгон бир жактуулугун көрсөткөн ой жүгүртүүсү жана чечимдери жөнүндө маалыматты ала алат. Ал бааланган тобокелдиктерге жооп катары көрүлгөн тобокелдиктерге жана чараларга аудитордук баалоонун натыйжалары дагы эле туурабы же жокпу деген аудитордун тыянағына таасир этиши мүмкүн, мында аудиторго мындай маалыматтын кийинки бардык аудитордук иш-чараларга тийгизген таасириң каратын зарыл болот. Мындан тышкary, АЭС 700де (кайра карапалган)²⁸ берилгендей мындай маалыматтар жалпысынан финанссылык отчеттуулукта олуттуу бурмалоолордун бар же жок экендигине аудитордун берген баасына таасир этиши мүмкүн.

А125. Баалануучу маанилерди эсептөөдө жетекчиликтин бир жактуулугун билдире турган көрсөткүчтөр төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жагдайлардын өзгөрүшү тууралуу жетекчиликтин субъективдүү пикиринин негизинде баалануучу маанилерди жана аны эсептөө методун өзгөртүү;
- адилет наркты баалоодо ишканна тарабынан жеке божомолдордун пайдаланылыши, мындай божомолдор рыноктун катышуучуларынын байкоо жүргүзгөн божомолдоруна каршы келет;
- пайдалануунун натыйжасы жетекчилик үчүн так баалоого алыш келген олуттуу божомолдорду тандоо же калыптандыруу;
- оптимисттик же пессимисттик сценарииди көрсөтүүчү так баалоону тандоо.

²⁷ АЭС 705 (кайра карапалган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир»

²⁸ АЭС 700 (кайра карапалган) «Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутундуну түзүү».

Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр (22-пункту караңыз)

A126. Жазуу жүзүндө билдириүүлөрдү пайдалануу тартиби АЭС 580²⁹ каралат.

Баалоолордун айкын эместигинин мұнөзүнө, олуттуулугуна жана дараажасына жаразаша финанссылык отчеттуулукта таанылган же ачып көрсөтүлгөн баалануучу маанилерге тийиштүү жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр төмөнкү билдириүүлөрдү камтышы мүмкүн:

- баалоо процесстеринин, анын ичинде баалануучу маанилерди аныктоодо колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын контекстинде, ошондой эле мындаи процесстердин ырааттуу аткарылышы жөнүндө жетекчилик тарабынан колдонулган тиешелүү божомолдордун жана моделдердин ылайыктуулугу жана негиздүүлүгү тууралуу;
- эгерде баалануучу маанилерди баалоо жана маалыматтарды ачып көрсөтүү үчүн маанилүү болсо божомолдордо жетекчиликтин уюмдун атынан иш-аракеттердин конкреттүү планын ишке ашыруу ниетин жана жөндөмдүүлүгүн тиешелүү түрдө чагылдырат;
- баалануучу маанилер менен байланышкан ачып көрсөтүлгөн маалыматтардын толуктугу жөнүндө жана алардын финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын алкагында анын ылайыктуулугу жөнүндө;
- баалануучу маанилердин ондол-түзөтүлүшүн талап кылган отчеттүк күндөн кийин окуялардын жоктугу жана финанссылык отчеттуулуга киргизилген маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү.

A127. Финанссылык отчеттуулукта таанылбаган же ачып көрсөтүлбөгөн баалануучу маанилерге карата жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр төмөнкү билдириүүлөрдү да камтышы мүмкүн:

- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясында каралган маалыматтарды таануу же ачып көрсөтүү критерийлеринин аткарылбашы жөнүндө жетекчиликтин тыянактарынын негиздүүлүгү тууралуу (A114-пунктту кара.);
- адилет нарктан айырмаланган наркты колдонуу менен эсептелген же маалыматтары ачып көрсөтүлгөн баалануучу маанилерге карата финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясында белгиленген адилет наркты пайдалануу шартын этибарга албоо жетекчилик үчүн негизделгенби (A115-пункту караңыз).

²⁹ АЭС 580 «Жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр»

Документация (23-пункту караңыз)

A128. Аудиттин жүрүшүндө аныкталган жетекчиликтиң мүмкүн болгон бир жактуулугунун белгилеринин документтик таризделиши аудиторго баалануучу маанилерге жооп катары көрүлгөн аудитордук тобокелдикти жана чарапарды баалоонун натыйжалары тууралыгы жөнүндө тыянақ жасоого, ошондой эле финанссылык отчеттүүлүкта жалпысынан олуттуу бурмaloолордун жоктуугун аныктоого жардам берет. Жетекчиликтиң мүмкүн болгон бир жактуулугун көрсөткөн мисалдар A125-пунктта келтирилген

Тиркеме

(A1-пунктту караңыз)

**Финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун ар кандай концепцияларын
колдонуда адилет наркты баалоо жана маалыматтарды ачып көрсөтүү**

Бул Тиркемеде маалымат иретинде финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун ар кандай концепциясынан алып караганда адилет наркты баалоо жана маалыматтарды ачып көрсөтүү эрежеси каралат.

1. Финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун ар кандай концепциялары адилет наркты баалоонун жана финанссылык отчеттүүлүкта тийиштүү маалыматтарды ачып көрсөтүүнүн көптөгөн варианттарын талап кылат же жол берет. Алар активдерди жана милдеттенмелерди баалоо жана маалыматтарды ачып көрсөтүү негиздери боюнча көрсөтмөлөрдүн көлөмү боюнча айырмаланат. Алардын кээ бирлери көрсөтмөлүү мүнөздө болот, башкалары - жалпы, үчүнчүсү эч кандай көрсөтмөлөрдү камтыбайт. Мындан тышкары, айрым тармактарда адилет наркты баалоону эсептөөнүн жана тиешелүү маалыматты ачып көрсөтүүнүн так аныкталган практикалары бар.
2. Финанссылык отчеттүүлүкту даярдоонун ар кандай концепцияларында «адилет нарк» термининин ар кандай аныктамаларын колдонушу мүмкүн (анын ичинде кандайдыр бир конкреттүү концепциянын алкагында ар кандай активдерге, милдеттенмелерге же ачып көрсөтүлгөн маалыматтарга карата). Мисалы, ФОЭС (IAS) 39¹ адилет наркты «бири-биринен көз каранды эмес, операциянын шарттары тууралуу кабардар болгон жана мындей операцияны жүзөгө ашырууга ниеттенген тарааптардын ортосундагы операциянын натыйжасында активди

¹ ФОЭС (IAS) 39 «Финанссылык инструменттер: таануу жасана баалоо»

алмаштырууга же милдеттенмени жөнгө салууга мүмкүн болгон сумма катары аныктайт». Эреже катары, адилет нарк өткөн же келечектеги кандайдыр бир күнгө эсептешүүлердү эмес, учурдагы операцияларды билдириет. Демек, адилет наркты баало процесси мындай операция жүргүзүлө турган эсептик бааны аныктоо болуп саналат. Мындан тышкary, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун ар кандай концепциясында «ишканага мүнөздүү нарк», «керектөө наркы» же ушул сыйктуу терминдер колдонулушу мүмкүн, бирок алар ушул стандартта каралган адилет нарк түшүнүгүнө бирдей даражада ылайык келет.

3. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун ар кандай концепциялары убакыттын өтүшү менен адилет наркты баалоодогу өзгөрүүлөргө тийиштүү болгон ар кандай талаптарды камтышы мүмкүн. Мисалы, бир концепция белгилүү бир активдердин же милдеттенмелердин адилет наркын баалоодогу өзгөрүүлөрдү өзүнүн түздөн-түз капиталынын курамында таанууну талап кылышы мүмкүн, ал эми экинчиси аларды пайданын курамында таанууну талап кылышы мүмкүн. Кээ бир концепцияларда адилет наркты эсепке алууну колдонуу керекпи же жокпу, эгер андай болсо, кантип чечим кабыл алуу керектиги жетекчиликтин белгилүү бир актив же милдеттенме боюнча конкреттүү иш-аракеттерди жасоо ниистинен көз каранды.
4. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун ар кандай концепциялары адилет нарктын конкреттүү баалоону эсептөөнү жана финанссылык отчеттуулукта алар жөнүндө маалыматтарды ачып көрсөтүүнү талап кылышы жана аларга уруксат бериси мүмкүн. Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун концепциялары:
 - финанссылык отчеттуулукка киргизилген маалыматтардын же финанссылык отчеттуулуктун эскертүүлөрүндө ачып көрсөтүлгөн же кошумча маалымат катары берилген маалыматтардын берилишин жана ачып көрсөтүлүшүн баало тууралуу талаптарды белгилей алат;
 - ишкананын каалоосу боюнча же белгилүү бир критерийлер сакталганда адилет нарктын айрым баалоолоруна уруксат берет;
 - адилет наркты аныктоонун белгилүү методун, мисалы, көз карандысыз баалоону же дисконттолгон акча агымынын ыкмасын колдонуунун ыкмаларын белгилейт;
 - бир нече альтернативалардын ичинен адилет наркты аныктоо методун тандоого уруксат бере алат (тандоо критерийлери айкын жана айкын эмес болушу мүмкүн); же
 - адилет наркты баало же маалыматты ачып көрсөтүү боюнча, мисалы, тармактык практикада белгиленген тартипке карата көрсөтмөдөн башка эч кандай көрсөтмөнү камтыбайт.

5. Кээ бир финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары адилет наркты ишенимдүү аныктоо адилет нарктын баалоолорунун талаптары же жүргүзүгө уруксат берүү жана тийиштүү маалыматтарды ачып көрсөтүү үчүн милдеттүү шарт болуп эсептелишине жол берет. Айрым учурларда, бул шарттардан четтөөгө болот, мисалы, активде же милдеттенмеде активдүү рынокто рыноктук баага ээ болбосо жана адилет наркты ишенимдүү баалоонун башка методдору ачыктан ачык жараксыз болсо же колдонулушу мүмкүн болбосо. Кээ бир финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары адилет нарктын иерархиясын түзүшү мүмкүн, ал котировкалантган баалары жөнүндө маалыматтарга жана активдүү рынокторго негизделген, «байко жүргүзүлө турган баштапкы параметрлеринен», рыноктун катышуучулары колдоно турган божомолдор боюнча ишкананын өз ой жүгүртүүлөрүн чагылдырган байко жүргүзүлбөгөн баштапкы параметрлерге чейин категорияларга бөлөт.
6. Кээ бир финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары наркын баалоо тууралуу маалыматка кандайдыр бир ондоп-түзөөлөрдү же өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылат же конкреттүү активдерге же милдеттенмелерге карата башка сунуштарды камтышы мүмкүн. Мисалы, инвестициялык кыймылсыз мүлктүү эсепке алууда чагылдыруу сатууда жабуунун эсептешүү баасын ондоп-түзөө, мындай мүлктүүн абалына жана жайгашкан жерине байланыштуу ондоп-түзөө жана башка ондоп-түзөөлөр сыйктуу баалангтан рыноктук наркына ондоп-түзөөлөрдү киргизүүнү талап кылышы мүмкүн. Ошо сыйктуу эле, тигил же бул конкреттүү актив үчүн активдүү рынок жок болгон учурда, адилет нарктын алгылыктуу баалосун алуу үчүн жарыяланган котировкаларды ондоп-түзөө же өзгөртүү талап кылышы мүмкүн. Мисалы, рынокто операциялар сейрек жүргүзүлсө, рынок али калыптана элек болсо жана же анда сатылган товарлардын саны товарлардын жалпы санына салыштырмалуу анчалык деле көп эмес болсо рыноктук котировкалар адилет наркын чагылдырбашы мүмкүн. Демек, мындай рыноктук бааларды жөнгө салуу же өзгөртүү талап кылышы мүмкүн, ал үчүн рынок жөнүндө альтернативдүү маалымат булактарын колдонуу талап кылышат. Мындан тышкary, айрым учурларда адилет наркты же активдин же милдеттенменин наркынын түшүү мүмкүндүгүн аныктоо үчүн ал боюнча берилген камсыздоону эске алууну талап кылышы мүмкүн (мисалы, карыздык инструменттеринин инвестициялардын айрым түрлөрү боюнча камсыздоо).
7. Финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепцияларынын көпчүлүгүндө адилет наркты баалоонун негизин ишкананын ишмердүүлүгүнүн үзгүлтүксүздүгү жана аны жоюуга, операциялардын көлөмүн олуттуу кыскартууга же жагымсыз шарттарда кандайдыр бир бүтүм түзүүгө эч кандай ниети же муктаждыгы жоктугу жөнүндө божомолдор түзөт.

Ошондуктан, бул учурда адилет наркы ишканы аргасыз бүтүмдүн, банкrot болгондо мажбурлап жоюу же сатуу алкагында алган же төлөгөн сумма болуп саналбайт. Башка жагынан алыш караганда, рынокто ликвиддүүлүктүн жоктугу жалпы экономикалык кырдаалдын же конкреттүү тармактык кырдаалдын натыйжасы болушу мүмкүн, ушуга байланыштуу адилет наркты болжолдоо үчүн бааланбаган, кээде өтө бааланбаган баалар колдонулушу керек. Ошону менен бирге активдердин жана милдеттенмелердин адилет наркын аныктоодо, эгерде колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясында белгиленсө же жол берилсе, ишканы учурдагы экономикалык кырдаалды же операциялык ишмердүүлүк менен байланышкан кырдаалды эске алыши керек, бирок мындай концепция жана мындай эсепке алуунун тартибин карашы жана карабашы дагы мүмкүн. Мисалы, кандайдыр бир бизнес максатына жетүү үчүн тигил же бул активди сатууну тездетүү боюнча жетекчиликтин пландары андай активдин адилет наркын аныктоодо чон мааниге ээ болушу мүмкүн.

Адилет наркты баалоонун таралышы

8. Финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары адилет нарк жонундө маалыматтарды баало жана ачып көрсөтүү темасына көбүрөөк көнүл бөлүүдө. Адилет нарк финанссылык отчеттуулукту ар кандай ыкмалар менен чагылдырылышы жана финанссылык отчеттуулукту даярдоо тартибине ар кандай таасир этиши мүмкүн, анын ичинде адилет наркты баало аркылу:
 - учурдагы рыноктук баалардын негизинде үзгүлтүксүз же мезгил мезгили менен бааланган ликвиддүү баалуу кагаздар жана финанссылык инструмент боюнча аткаруу милдеттенмелеринин аткарылышы боюнча милдеттер сыйктуу аныкталган активдер же милдеттенмелер;
 - өздүк капиталдын айрым компоненттери, мисалы, кармоочулары эмитенттин жөнөкөй акцияларына айландыра ала турган облигациялар сыйктуу өздүк капиталдын өзгөчөлүктөрүнө ээ болгон айрым финанссылык инструменттерди таануу, баало жана көрсөтүү максаттарында эсепке алууда;
 - бизнести бириктириүү жол-жобосунда алынган кандайдыр бир активдер же милдеттенмелер; мисалы, бизнести бириктириүүдө ишкананы сатып алуудан келип чыккан, гудвилдин башталкы аныктамасы, адатта сатылып алынган идентификациялануучу активдердин жана милдеттенмелердин болжолдонгон адилет наркына жана берилген ордун толтуруунун адилет наркына жүргүзүлөт;

- адилет наркына чейин бир жолу ондоп-түзөлгөн айрым активдер же милдеттенмелер; кээ бир финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциялары активдин наркынын түшүшүн аныктоонун бир белүгү катары активге же активдер тобуна ондоп-түзөө суммасын аныктоо үчүн адилет нарктын баалоорун колдонууну камтыши мүмкүн, мисалы, гудвилдин наркынын түшүшүн тестирилөө, конкреттүү операциялык субъекттин же отчеттук бирдиктин адилет наркынын негизинде бизнести бириктириүүдө сатып алынган, андан кийин салыштыруу максаттары үчүн гудвилдин болжолдуу суммасын алуу үчүн ошоп ишкананын же отчеттук бирдиктин активдеринин жана милдеттенмелеринин топторуна бөлүштүрүлөт;
- активдердин жана милдеттенмелердин жалпыланган позициялары, кандайдыр бир жагдайларда активдердин же милдеттенмелердин классын же тобун баалоо үчүн мындай класска же топко кирген айрым активдердин же милдеттенмелердин адилет наркын бириктириүүнү талап кылат. Мисалы, ишкананын финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулуучу концепциясынын талаптарына ылайык диверсификацияланган кредиттик портфелди баалоо мындай портфелди түзгөн кредиттердин айрым категорияларынын адилет наркынан улам жүргүзүлүшү мүмкүн;
- финанссылык отчеттуулуктун эскертүүлөрүндө ачып көрсөтүлгөн же кошумча катары берилген, бирок финанссылык отчетто таанылбаган маалыматтар.